

## Get started

1. **Set up your printer:** Follow the illustrations on the setup flyer.
2. **Install software:** Insert the software CD in your computer, and then follow the on-screen instructions.

### CD does not start?

**Windows®:** Browse to **computer**, double-click the CD/DVD drive icon with the HP logo, and then double-click **setup.exe**.

**Mac:** Double-click the CD icon on your desktop, and then double-click **HP Installer**.

### No CD/DVD drive?

Install the software from: [www.hp.com/ePrint/DJ2540](http://www.hp.com/ePrint/DJ2540).

## Learn more

**Electronic Help:** Install electronic Help by selecting it from the recommended software during software installation. Learn about product features, printing, troubleshooting, and support. Find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the Technical Information section.

- **Windows® 8:** On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then click **Help**.
- **Windows® 7, Windows Vista®, and Windows® XP:** Click **Start** > **All Programs** > **HP** > **HP Deskjet 2540 series** > **Help**.
- **OS X Mountain Lion, Lion:** Click **Help** > **Help Center**. In the Help Viewer window, click **Help for all your apps**, and then click **HP Deskjet 2540 series**.
- **OS X v10.6:** Click **Help** > **Mac Help**. In the Help Viewer window, choose **HP Deskjet 2540 series** from the Mac Help pop-up menu.


**Readme:** Contains HP support information, operating system requirements, and recent printer updates.

- **Windows:** Insert the software CD in your computer, and then browse to the **ReadMe.chm**. Double-click **ReadMe.chm** to open, and then select the **ReadMe** in your language.
- **Mac:** Insert the software CD, and then open the **ReadMe** folder located at the top level of the CD. Double-click **ReadMe.html** and select the **ReadMe** in your language.

**On the Web:** Additional help and information: [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support). Printer registration: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Declaration of Conformity: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates). Ink usage: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

**Note:** Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways and some residual ink is left in the cartridge after it is used.

**Note:** Use only with the power cord and power adapter supplied by HP.



A9U23-90011

Printed in [English]


Scan to learn about your printer.

[www.hp.com/eu/m/djia2546](http://www.hp.com/eu/m/djia2546)

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

# Control Panel



- 1 On button:** Turns the printer on or off.

---

- 2 Cancel button:** Stops the current operation.

---

- 3 Wireless button:** The light indicates a wireless connection. Press the button to turn on or off. Press and hold the button for more than three seconds until the light blinks to start Wi-Fi Protected Setup (WPS) push button mode.

---

- 4 Wireless Direct button:** With HP wireless direct, you can print wirelessly without a router from your computer, smart phone, tablet, or other wireless enable device. Press the button to turn on or off. For more information, see the section on page 5.

---

- 5 Start Copy Black button:** Starts a black-and-white copy job. Increase the number of copies by pressing the button multiple times. Acts as a resume button after resolving print problems.

---

- 6 Start Copy Color button:** Starts a color copy job. Increase the number of copies by pressing the button multiple times. Acts as a resume button after resolving print problems.

---

- 7 Attention light:** Indicates the printer is out of paper or there is a paper jam or event that requires your attention.

---

- 8 Cartridge lights:** Indicates low on ink or an ink cartridge problem.

---

- 9 Control panel display:** Indicates the number of copies, media error, and wireless signal strength.

---

- 10 Wireless direct status light:** Solid white light indicates HP wireless direct is on. Blinking light indicates HP wireless direct is starting up. If HP wireless direct is turned off, the wireless direct status light is off.

---

- 11 Wireless status light:** Indicates whether the printer has a wireless connection to the network.

---

# Basic Troubleshooting

## If you are unable to print:

1. Make sure the cable connections are secure.
2. Make sure the printer is powered on. The **On** button will be lit white.
3. If the **Attention** light and **Cartridge** lights are blinking, check the cartridge access door to make sure it is closed.
4. Check the wireless status light to make sure your printer is connected to a network.
  - Solid blue light indicates that wireless connection has been established and you can print.
  - Blinking light indicates that wireless is on, but the printer is not connected to a network. Make sure your printer is within the range of a wireless signal.
  - If wireless is turned off, the wireless status light is off.

Visit the **HP Diagnostic Tools** website at [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) to download free diagnostic utilities (tools) that you can use to fix common printer problems.

## Windows

### Make sure that the printer is set as your default printing device:

- **Windows 8:** Point to or tap the upper-right corner of the screen to open the Charms bar, click the **Settings** icon, click or tap **Control Panel**, and then click or tap **View devices and printers**.
- **Windows 7:** From the Windows **Start** menu, click **Devices and Printers**.
- **Windows Vista:** On the Windows taskbar, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Printer**.
- **Windows XP:** On the Windows taskbar, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Printers and Faxes**.

Make sure that your printer has a check mark in the circle next to it. If your printer is not selected as the default printer, right-click the printer icon and choose **Set as Default Printer** from the menu.

### If you are still unable to print, or the software installation fails:

1. Remove the CD from the CD/DVD drive, and then disconnect the USB cable from the computer.
2. Restart the computer.
3. Insert the printer software CD in the CD/DVD drive, then follow the on-screen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
4. After the installation finishes, restart the computer.

## Acknowledgements

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

## Mac

### Check your print queue:

1. In **System Preferences**, click **Print & Scan (Print & Fax** in OS X v10.6).
2. Click **Open Print Queue**.
3. Click a print job to select it.
4. Use the following buttons to manage the print job:
  - **Delete:** Cancel the selected print job.
  - **Resume:** Continue a paused print job.
5. If you made any changes, try to print again.

### Restart and reset:

1. Restart the computer.
2. Reset the printer.
  - a. Turn off the printer and unplug the power cord.
  - b. Wait a minute, then plug the power cord back in and turn on the printer.

### If you are still unable to print, uninstall and reinstall the software:

**Note:** The uninstaller removes all of the HP software components that are specific to the device. It does not remove components that are shared by other products or programs.

#### To uninstall the software:

1. Disconnect the HP printer from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the on-screen instructions.

#### To install the software:

1. Connect the USB cable.
2. Insert the HP software CD into the CD/DVD drive.
3. On the desktop, open the CD and then double-click **HP Installer**.
4. Follow the on-screen and the printed setup instructions that came with the HP printer.


## Need networking help?

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)



The HP Wireless Printing Center at [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) can help you prepare your wireless network, set up or reconfigure your printer, and troubleshoot networking problems.

### If your network installation was unsuccessful:

- **Confirm that Wireless is enabled on your printer.**

From the printer control panel, if the **Wireless** light is off, press the **Wireless** button () to turn on the printer wireless capabilities.

- **Confirm that your printer is connected to your network.**

1. From your printer control panel, press the **Wireless** button () and the **Start Copy Black** button () at the same time. The Wireless Test Report is automatically printed.

2. Check the top of the report to see if something failed during the test.

See the **Diagnostics Results** section for all tests that were performed, to determine whether or not your printer passed.

From the **Current Configuration** section, find out the Network Name (SSID) to which your printer is currently connected. Make sure that the printer is connected to the same network as your computer.

**Note:** If your computer is connected to a Virtual Private Network (VPN), temporarily disconnect from the VPN before proceeding with the installation. After installation you will need to disconnect from the VPN to access your printer over your home network.

- **Make sure security software is not blocking communication over your network.**

Security software, such as firewalls, can block communication between your computer and printer when installing over a network. If your printer cannot be found, temporarily disable your firewall and check if the problem goes away. For more help and tips on security software, go to: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

### After you have successfully installed your printer:

- **Share your printer with multiple computers on your network.**

If your printer is already connected to your home network, you can share your printer with other computers on the same network. For each additional computer you only need to install the HP printer software. During the software installation, select **Wireless** from the **Connection Options** screen and then follow the on-screen instructions.

# Networking, continued

- **Change from a USB connection to a wireless connection.**

You must have already successfully installed your printer software.

## Windows

1. Do one of the following according to your operating system:
  - **Windows 8:** On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar.
  - **Windows 7, Windows Vista, and Windows XP:** From the computer **Start** menu, select **All Programs** or **Programs**, and then select **HP**.
2. Select **HP Deskjet 2540 series**.
3. Select **Printer Setup & Software**.
4. Select **Convert a USB connected printer to wireless**. Follow the on-screen instructions.

## Mac

Use **HP Setup Assistant** in **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** to change the software connection to wireless for this printer.


- **If you are having problems printing over your network.**

Security software, such as firewalls, can block communication between your computer and printer. For more help and tips on security software, go to: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

## If you want to use the printer wirelessly without a router:

Use HP wireless direct to print wirelessly without a router, from your computer, smart phone, or other wireless enabled device. To use wireless direct from a computer, the printer software must be installed on the computer.

1. Set up your printer and make sure you have installed the HP printer software provided with the printer.
2. Turn on HP wireless direct from your printer control panel:

- a. Press the **Wireless Direct** button () to turn HP wireless direct on.

A **Use the Printer Wirelessly without a Router** information page will automatically print.

**Note:** If the information page does not print, press and hold the **Wireless Direct** button for more than three seconds to print. The information page might not be available in all languages. However, you might be able to print an information page in your language by setting the language in the Embedded Web Server. For more information about the Embedded Web Server, see the electronic Help.

- b. Follow the instructions on the information page.
3. Connect your wireless enabled device to your printer:
  - a. From your wireless computer or mobile device, turn on wireless.
  - b. Search for and connect to the wireless direct name of the printer, for example: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.

**Tip:** You can find the wireless direct name and password on the **Use the Printer Wirelessly without a Router** information page.

- c. If you have wireless direct security on, enter the wireless direct password when prompted.
4. Use the printer as you normally do from your computer or mobile device.

### Note:

- An HP wireless direct connection does not provide Internet access.
- HP wireless direct with security is enabled by default when you turn it on. Only users with the password can print wirelessly to your printer.

Visit the HP Wireless Printing Center at [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) for more information about HP wireless direct.

# HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

## A. Extent of limited warranty

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

## B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
  - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
  - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
  - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

### HP Limited Warranty

The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:

**United Kingdom:** Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

**Eire:** Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

**Malta:** Hewlett-Packard International Trade B.V. Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

## Démarrage

1. **Configurez votre imprimante** : suivez les illustrations du dépliant de configuration.
2. **Installez le logiciel** : insérez le CD du logiciel dans votre ordinateur, puis suivez les instructions à l'écran.

### Le CD ne démarre pas ?


**Windows®** : parcourez votre **ordinateur**, double-cliquez sur l'icône du lecteur CD/DVD portant le logo HP, puis sur **setup.exe**.

**Mac** : double-cliquez sur l'icône de CD sur votre bureau, puis sur **Programme d'installation HP**.

### Aucun lecteur de CD/DVD ?

Installez le logiciel à partir de : [www.hp.com/ePrint/DJ2540](http://www.hp.com/ePrint/DJ2540).

## En savoir plus

**Aide électronique** : installez l'Aide électronique en sélectionnant cette option parmi les logiciels recommandés pendant l'installation du logiciel. Découvrez les fonctionnalités du produit, comment imprimer, résoudre des problèmes et obtenir une assistance. Obtenez des avis, des informations environnementales et réglementaires, y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne, dans la section Informations techniques. 

- **Windows® 8** : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran **Démarrer**. Dans la barre d'applications, choisissez **Toutes les applications**, puis cliquez sur l'icône portant le nom de l'imprimante et sélectionnez **Aide**.
- **Windows® 7, Windows Vista® et Windows® XP** : cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **HP** > **HP Deskjet série 2540** > **Aide**.
- **OS X Mountain Lion, Lion** : cliquez sur **Aide** > **Centre d'aide**. Dans la fenêtre d'affichage de l'Aide, cliquez sur **Aide applicable à toutes les apps**, puis sur **HP Deskjet série 2540**.
- **OS X v10.6** : cliquez sur **Aide** > **Aide pour Mac**. Dans la fenêtre d'affichage de l'Aide, sélectionnez **HP Deskjet série 2540** dans le menu contextuel Aide sur le Mac.

**Fichier Lisez-Moi** : contient des informations sur le support HP, la configuration requise du système d'exploitation et les mises à jour récentes de l'imprimante.

- **Windows** : insérez le CD du logiciel dans votre ordinateur, puis recherchez le fichier **ReadMe.chm**. Double-cliquez sur le fichier **ReadMe.chm** pour l'ouvrir, puis sélectionnez le fichier **ReadMe** dans votre langue.
- **Mac** : insérez le CD du logiciel, puis ouvrez le dossier **Lisez-moi** situé à la racine du CD. Double-cliquez sur le fichier **ReadMe.html**, puis sélectionnez le fichier **ReadMe** dans votre langue.

**Sur le Web** : aide et informations supplémentaires : [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support). Enregistrement de l'imprimante : [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Déclaration de conformité : [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates). Utilisation de l'encre : [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

**Remarque** : l'encre des cartouches est utilisée dans le processus d'impression de différentes manières et la cartouche conserve une quantité résiduelle d'encre après son utilisation.

**Remarque** : utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fourni par HP.




Scannez le code QR pour en savoir plus sur votre imprimante.

[www.hp.com/eu/m/djia2546](http://www.hp.com/eu/m/djia2546)

Des tarifs standard peuvent s'appliquer. Indisponibilité possible dans certaines langues.

# Panneau de commande



**1** Bouton **Marche/Arrêt** : permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante.

**2** Bouton **Annuler** : interrompt l'opération en cours.

**3** Bouton **Sans fil** : le voyant indique une connexion sans fil. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la connexion. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote pour démarrer le mode Bouton de commande WPS (Wi-Fi Protected Setup).

**4** Bouton **Sans fil direct** : utilisez l'option Sans fil direct de HP pour imprimer sans routeur depuis votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou tout autre périphérique équipé d'une fonction sans fil. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section concernée en page 5.

**5** Bouton **Copier, Noir** : permet de lancer une copie en noir et blanc. Augmentez le nombre de copies en appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton. Sert de bouton de reprise après la résolution des problèmes d'impression.

**6** Bouton **Copier, couleur** : permet de lancer une copie en couleur. Augmentez le nombre de copies en appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton. Sert de bouton de reprise après la résolution des problèmes d'impression.

**7** Voyant Avertissement : indique qu'un bouchage papier s'est produit, que l'imprimante est à court de papier ou qu'un événement nécessitant votre attention est survenu.

**8** Voyants Cartouche : indiquent un faible niveau d'encre ou un incident affectant une cartouche d'encre.

**9** Écran du panneau de commande : indique le nombre de copies, une erreur de support et la force du signal sans fil.

**10** Voyant d'état Sans fil direct : une lumière blanche en continue indique que la fonction Sans fil direct de HP est activée. Une lumière clignotante indique que la fonction Sans fil direct de HP est en cours de démarrage. Le voyant d'état Sans fil direct est éteint lorsque la fonction est désactivée.

**11** Voyant d'état de la connexion sans fil : indique si l'imprimante dispose d'une connexion sans fil au réseau.



# Résolution des problèmes de base

## Si vous ne parvenez pas à imprimer :

1. Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
2. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Le bouton **Marche/Arrêt** s'allumera en blanc.
3. Si le voyant **Avertissement** et les voyants **Cartouche** clignotent, vérifiez que la porte d'accès aux cartouches est bien fermée.
4. Observez le voyant d'état de la connexion sans fil pour savoir si votre imprimante est connectée à un réseau.
  - Un voyant bleu figé indique que la connexion sans fil a été établie et que vous pouvez imprimer.
  - Un voyant clignotant indique que l'option sans fil est activée, mais que l'imprimante n'est pas connectée à un réseau. Assurez-vous que l'imprimante se trouve à portée d'un signal sans fil.
  - Le voyant d'état de la connexion sans fil est éteint lorsque la connexion sans fil est désactivée.

Rendez-vous sur le site Internet **Outils de diagnostic HP** sur [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) pour télécharger les utilitaires (outils) de diagnostic gratuits que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes d'impression.

## Windows

### Assurez-vous que l'imprimante est définie en tant que périphérique d'impression par défaut :

- **Windows 8** : dans le coin supérieur droit de l'écran, ouvrez la barre des applications, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis sur **Panneau de configuration** et enfin sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.
- **Windows 7** : dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Périphériques et imprimantes**.
- **Windows Vista** : dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration**, puis **Imprimantes**.
- **Windows XP** : dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**, **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.

Assurez-vous que le cercle jouxtant le nom de votre imprimante comporte une marque de sélection. Si votre imprimante n'est pas sélectionnée en tant qu'imprimante par défaut, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut** dans le menu.

### Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, ou que l'installation du logiciel échoue :

1. Retirez le CD du lecteur de CD/DVD de votre ordinateur, puis débranchez le câble USB de l'ordinateur.
2. Redémarrez l'ordinateur.
3. Insérez le CD du logiciel d'impression dans le lecteur de CD/DVD de l'ordinateur, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Ne branchez le câble USB que lorsque vous y êtes invité(e).
4. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

## Marques déposées

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

## Mac

### Vérifiez votre file d'attente d'impression :

1. Dans **Préférences système**, cliquez sur **Imprimantes et scanners (Imprimantes et Fax)** dans OS X v10.6.
2. Cliquez sur **Ouvrir la liste d'attente d'impression**.
3. Cliquez sur une tâche d'impression pour la sélectionner.
4. Utilisez les boutons de contrôle de l'impression ci-après.
  - **Supprimer** : annule la tâche d'impression sélectionnée.
  - **Reprise** : reprend la tâche d'impression mise en attente.
5. Si vous avez effectué des modifications, lancez une nouvelle impression.

### Redémarrez et réinitialisez :

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Réinitialisez l'imprimante.
  - a. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le le cordon d'alimentation.
  - b. Patientez environ une minute avant de le rebrancher. Mettez sous tension l'imprimante.

### Si vous ne parvenez toujours pas à effectuer une impression, désinstallez, puis réinstallez le logiciel :

**Remarque** : tous les composants logiciels HP propres au périphérique sont supprimés par le programme de désinstallation. Le programme de désinstallation ne supprime pas les composants partagés par d'autres produits ou d'autres programmes.

### Pour désinstaller le logiciel :

1. Déconnectez l'imprimante HP de votre ordinateur.
2. Ouvrez le dossier Applications : Hewlett-Packard.
3. Double-cliquez sur **Programme de désinstallation HP**. Suivez les instructions à l'écran.

### Pour installer le logiciel :

1. Branchez le câble USB.
2. Insérez le CD du logiciel HP dans le lecteur de CD/DVD.
3. Sur le bureau, ouvrez le CD, puis double-cliquez sur **Programme d'installation HP**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran, ainsi que celles de la documentation imprimée fournie avec l'imprimante HP.


## Besoin d'aide supplémentaire pour vous connecter ?

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)



Le Centre d'impression sans fil HP sur [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) peut vous aider à préparer votre réseau sans fil, installer ou reconfigurer votre imprimante et résoudre les problèmes de connexion.

### En cas d'échec de l'installation de votre réseau :

- **Vérifiez si la fonctionnalité Sans fil est activée sur votre imprimante.**

Depuis le panneau de commande de l'imprimante, si le voyant **Sans fil** est éteint, appuyez sur le bouton **Sans fil** («») pour activer les fonctionnalités sans fil de l'imprimante.

- **Vérifiez que votre imprimante est bien connectée à votre réseau.**

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Sans fil** («») et sur le bouton **Copier, noir** («») simultanément. Le rapport de test sans fil est automatiquement imprimé.
2. Vérifiez le haut du rapport pour voir si un élément a échoué lors du test.

Consultez la section **Résultats de diagnostics** pour vérifier si tous les tests ont été effectués et si, oui ou non, votre imprimante les a réussis.

Dans la section **Configuration actuelle**, recherchez le nom de réseau (SSID) auquel votre imprimante est actuellement connectée. Vérifiez que l'imprimante est connectée au même réseau que votre ordinateur.

**Remarque :** si votre imprimante est connectée à un réseau privé virtuel (VPN), déconnectez-vous temporairement du VPN avant de procéder à l'installation. Une fois l'installation terminée, vous devrez être déconnecté du VPN pour accéder à l'imprimante sur le réseau domestique.

- **Assurez-vous que les logiciels de protection ne bloquent pas la connexion à votre réseau.**

Les logiciels de protection tels que les pare-feu peuvent bloquer la connexion entre votre ordinateur et votre imprimante lorsque le logiciel est installé sur un réseau. Si votre imprimante est introuvable, désactivez temporairement votre pare-feu et vérifiez si le problème est résolu. Pour plus d'aide et d'astuces sur les logiciels de sécurité, allez sur : [www.hp.com/go/wpc-firewall\\_fr-fr](http://www.hp.com/go/wpc-firewall_fr-fr).

### Après avoir installé votre imprimante :

- **Partagez votre imprimante avec d'autres ordinateurs sur le réseau.**

Si votre imprimante est déjà connectée à votre réseau domestique, vous pouvez la partager avec d'autres ordinateurs connectés au même réseau. Il vous suffit d'installer le logiciel de l'imprimante HP pour chaque ordinateur supplémentaire. Pendant l'installation du logiciel, sélectionnez **Sans fil** sur l'écran **Options de connexion** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Mise en réseau (suite)

### • **Passez d'une connexion USB à une connexion sans fil.**

Vous devez avoir installé le logiciel de votre imprimante avec succès.

#### **Windows**

1. Optez pour l'une des procédures suivantes en fonction de votre système d'exploitation :

- **Windows 8** : à partir de l'écran **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit sur une zone vierge de l'écran, puis cliquez sur **Toutes les applications** sur la barre des applications.
  - **Windows 7, Windows Vista et Windows XP** : dans le menu **Démarrer** de l'ordinateur, sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez **HP**.
2. Sélectionnez **HP Deskjet série 2540**.
  3. Sélectionnez **Configuration et logiciel d'imprimante**.
  4. Sélectionnez **Convertir une imprimante USB en imprimante sans fil**. Suivez les instructions à l'écran.

#### **Mac**


Utilisez **Assistant d'installation de HP** dans **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** pour changer la connexion logicielle en une connexion sans fil pour cette imprimante.

### • **Si vous rencontrez des problèmes pour imprimer sur votre réseau.**

Les logiciels de protection tels que les pare-feu peuvent bloquer la connexion entre votre ordinateur et votre imprimante. Pour plus d'aide et d'astuces sur les logiciels de sécurité, allez sur : [www.hp.com/go/wpc-firewall\\_fr-fr](http://www.hp.com/go/wpc-firewall_fr-fr).

### **Si vous souhaitez utiliser votre imprimante sans fil et sans routeur :**

Utilisez la fonction Sans fil direct HP pour imprimer sans routeur depuis votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre périphérique équipé d'une fonction Wi-Fi. Pour utiliser la fonction Sans fil direct, le logiciel de l'imprimante doit être installé sur l'ordinateur.

1. Configurez votre imprimante et assurez-vous d'avoir installé le logiciel d'imprimante HP fourni avec l'imprimante.
2. Activez la fonction Sans fil direct à partir du panneau de commande de l'imprimante :
  - a. Appuyez sur le bouton **Sans fil direct**  pour activer la fonction Sans fil direct de HP.

Une page d'informations relative à **l'utilisation de l'imprimante sans fil et sans routeur** sera automatiquement imprimée.

**Remarque** : si la page d'informations ne s'imprime pas, appuyez sur le bouton **Sans fil direct** et maintenez-le enfoncé plus de 3 secondes pour lancer l'impression. Il se peut que la page d'informations ne soit pas disponible dans toutes les langues. Toutefois, vous pouvez peut-être imprimer une page d'informations dans votre langue en configurant la langue dans le serveur Web intégré. Pour plus d'informations sur le serveur Web intégré, reportez-vous à l'Aide électronique.

b. Suivez les instructions indiquées sur la page d'informations.

### 3. Connectez votre périphérique Wi-Fi à votre imprimante :

- a. Activez le sans fil sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile Wi-Fi.
- b. Recherchez et connectez-vous au nom sans fil direct de l'imprimante ; par exemple : HP-Print-XX-Deskjet série 2540.

**Conseil** : le nom sans fil direct et le mot de passe sont disponibles sur la page d'informations relative à l'utilisation de l'imprimante sans fil et sans routeur.

c. Si vous avez activé la sécurité Sans fil direct, saisissez le mot de passe Sans fil direct lorsque vous y êtes invité(e).

### 4. Exécutez vos tâches sur l'imprimante comme vous le faites habituellement à partir de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile.

#### **Remarque :**

- Une connexion Sans fil direct de HP ne donne pas accès à Internet.
- Lorsque vous activez la fonction Sans fil direct de HP, la sécurité est activée par défaut. Seuls les utilisateurs disposant du mot de passe peuvent imprimer en mode sans fil sur votre imprimante.

Rendez-vous dans le Centre d'impression sans fil HP à l'adresse [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) pour en savoir plus sur l'option Sans fil direct de HP.

# Déclaration de garantie limitée de l'imprimante HP

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Supports logiciels	90 jours
Imprimante	1 an
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.
Têtes d'impression (ne s'applique qu'aux produits avec des têtes d'impression pouvant être remplacées par le client)	1 an
Accessoires	1 an, sauf indication contraire

## A. Extension de garantie limitée

- Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- Pour les logiciels, la garantie limitée HP est valable uniquement en cas d'impossibilité d'exécuter les instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
- La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
  - d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
  - de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
  - du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
  - d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
- Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'entraîne pas la résiliation de la garantie ni d'un contrat de support HP. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur, d'une cartouche rechargée ou d'une cartouche périmée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
- Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
- Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
- HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
- Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
- Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
- La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

## B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRÉSSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENNT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

## C. Restrictions de responsabilité

- Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
- DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

## D. Lois locales

Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des États-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.

Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client.

Par exemple, certains états des États-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des États-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :

- exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni) ;
- restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
- accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.

EXCEPTÉ DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LES TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE N'EXCLUENT NI LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP AUX DITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

## Garantie du fabricant HP

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.

### France :

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

### Code de la consommation :

\* Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

- Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

\* Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "

\* Art. L.211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. "

### Code civil :

\* Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

\* Code civil Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. "

L'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard France SAS, 1 Avenue du Canada 91947 LES ULIS

### Belgique :

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

L'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Belgique.

### Luxembourg :

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP. En particulier, si vous êtes un consommateur la présente garantie fabricant HP ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie. La durée de la garantie légale en vertu de la loi du 21 avril 2004 est de deux ans à compter de la délivrance du bien.

L'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-6308 Capellen

## Primeiros passos

- 1. Configure sua impressora:** Siga as imagens do folheto de configuração.
- 2. Instale o software:** Coloque o CD do software no seu computador e siga as instruções na tela.

### O CD não inicia?

**Windows®:** Navegue até **Computador**, clique duas vezes no ícone da unidade de CD/DVD com o logotipo HP e clique duas vezes em **setup.exe**.

**Mac:** Clique duas vezes no ícone do CD na mesa e clique duas vezes em **HP Installer**.

### Nenhuma unidade de CD/DVD?

Instale o software pelo site: **www.hp.com/ePrint/DJ2540**.

## Mais informações

**Ajuda eletrônica:** Instale a Ajuda eletrônica selecionando-a no software recomendado durante a instalação do software. Saiba mais sobre recursos do equipamento, impressão, solução de problemas e suporte. Encontre notificações e informações ambientais e de regulamentação, incluindo a Notificação de Regulamentação da União Europeia e as declarações de conformidade, na seção Informações Técnicas.

- **Windows® 8:** Na tela **Iniciar**, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em **Todos os Apps** na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora e clique em **Ajuda**.
- **Windows® 7, Windows Vista® e Windows® XP:** Clique em **Iniciar** > **Todos os Programas** > **HP** > **HP Deskjet 2540 series** > **Ajuda**.
- **OS X Mountain Lion, Lion:** Clique em **Ajuda** > **Central de Ajuda**. Na janela do Visualizador de Ajuda, clique em **Ajuda para todos os seus aplicativos** e clique em **HP Deskjet 2540 series**.
- **OS X v10.6:** Clique em **Ajuda** > **Ajuda Mac**. Na janela do Visualizador de Ajuda, selecione **HP Deskjet 2540 series** no menu pop-up Ajuda Mac.

**Leiam:** Contém informações de suporte da HP, requisitos de sistema operacional e atualizações recentes para a impressora.

- **Windows:** Insira o CD do software no seu computador e navegue até **ReadMe.chm**. Clique duas vezes em **ReadMe.chm** para abri-lo e selecione o arquivo **Leiam** em seu idioma.
- **Mac:** Insira o CD do software e abra a pasta **Leiam** localizada na raiz do CD. Clique duas vezes em **ReadMe.html** e selecione o arquivo **Leiam** em seu idioma.

**Na Web:** Ajuda e informações adicionais: **www.hp.com/go/support**. Registro da impressora: **www.register.hp.com**. Declaração de Conformidade: **www.hp.eu/certificates**. Consumo de tinta: **www.hp.com/go/inkusage**.

**Observação:** A tinta dos cartuchos é utilizada no processo de impressão de inúmeras maneiras diferentes, e certa quantidade de tinta residual é deixada no cartucho após sua utilização.

**Observação:** Use apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP.




Digitalize para saber mais sobre a impressora.

**www.hp.com/eu/m/djia2546**

Taxas de dados padrão podem se aplicar. Pode não estar disponível em todos os idiomas.

# Painel de Controle



- 1** Botão **Liga/Desliga**: Liga ou desliga a impressora.
- 2** Botão **Cancelar**: Interrompe a operação atual.
- 3** Botão **Sem fio**: A luz indica que há uma conexão sem fio. Pressione o botão para ativar ou desativar o recurso. Mantenha pressionado o botão por mais de três segundos, até a luz piscar e ser iniciado o modo de pressionamento de botão da Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS).
- 4** Botão **Wireless Direct**: Use o HP Wireless Direct para imprimir por rede sem fio sem usar roteador, de seu computador, smartphone, tablet ou outro dispositivo habilitado para rede sem fio. Pressione o botão para ativar ou desativar o recurso. Para obter mais informações, consulte a seção na página 5.
- 5** Botão **Iniciar Cópia em Preto**: Inicia uma cópia em preto e branco. Aumente o número de cópias pressionando o botão várias vezes. Atua como um botão Continuar após a solução de problemas de impressão.
- 6** Botão **Iniciar Cópia Colorida**: Inicia uma cópia em cores. Aumente o número de cópias pressionando o botão várias vezes. Atua como um botão Continuar após a solução de problemas de impressão.
- 7** Luz **Atenção**: Indica que a impressora está sem papel ou que há algum congestionamento de papel ou ocorrência que requer a sua atenção.
- 8** Luzes dos cartuchos: Indicam pouca tinta ou problema no cartucho de tinta.
- 9** Visor do painel de controle: Indica a quantidade de cópias, erros de mídia e a intensidade do sinal da rede sem fio.
- 10** Luz de status do Wireless Direct: A luz branca contínua indica que o HP Wireless Direct está ativado. A luz está piscando indica que o HP Wireless Direct está iniciando. Se o HP Wireless Direct estiver desativado, a luz de status do Wireless Direct ficará apagada.
- 11** Luz de status da conexão sem fio: Indica se a impressora possui conexão sem fio com a rede.

# Solução Básica de Problemas

## Se você não conseguir imprimir:

1. Certifique-se de que as conexões dos cabos estejam firmes.
2. Verifique se a impressora está ligada. O botão **Liga/Desliga** acenderá na cor branca.
3. Se a luz de **Atenção** e as luzes dos **Cartuchos** estiverem piscando, verifique a porta de acesso aos cartuchos para certificar-se de que esteja fechada.
4. Observe a luz de status da conexão sem fio para verificar se a impressora está conectada à rede.
  - A luz azul contínua indica que a conexão sem fio foi estabelecida e é possível fazer impressões.
  - A luz piscando indica que a conexão sem fio está ativa, mas a impressora não está conectada a uma rede. Verifique se a impressora está dentro do alcance do sinal da rede sem fio.
  - Se a conexão sem fio estiver desativada, a luz de status de conexão sem fio ficará apagada.

Confira o site das **Ferramentas de Diagnóstico da HP** em [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) para baixar gratuitamente utilitários (ferramentas) de diagnóstico que podem ser usados para corrigir problemas comuns da impressora.

## Windows

### Verifique se a impressora está definida como seu dispositivo padrão de impressão:

- **Windows 8:** Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra de Botões, clique no ícone **Configurações**, clique ou toque em **Painel de Controle** e clique ou toque em **Exibir impressoras e dispositivos**.
- **Windows 7:** No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Dispositivos e Impressoras**.
- **Windows Vista:** Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, em **Painel de Controle** e em **Impressoras**.
- **Windows XP:** Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, em **Painel de Controle** e em **Impressoras e Aparelhos de Fax**.

Certifique-se de que a impressora tenha uma marca de seleção no círculo próximo a ela. Se sua impressora não estiver selecionada como a impressora padrão, clique com o botão direito no ícone correspondente a ela e selecione **Definir como Impressora Padrão** no menu.

### Se você ainda não conseguir imprimir ou se a instalação do software falhar:

1. Remova o CD da unidade de CD/DVD do computador e desconecte o cabo USB do computador.
2. Reinicie o computador.
3. Insira o CD do software da impressora na unidade de CD/DVD do computador e siga as instruções na tela para instalar o software da impressora. Não conecte o cabo USB até ser instruído a isso.
4. Quando a instalação for concluída, reinicie o computador.

## Declarações

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 são marcas comerciais da Microsoft Corporation registradas nos Estados Unidos.

## Mac

### Verifique a fila de impressão:

1. Em **Preferências do Sistema**, clique em **Impressão e Digitalização (Impressão e Fax no OS X v10.6)**.
2. Clique em **Abrir Fila de Impressão**.
3. Clique em um trabalho de impressão para selecioná-lo.
4. Utilize os seguintes botões para gerenciar o trabalho de impressão:
  - **Excluir:** Cancela o trabalho de impressão selecionado.
  - **Continuar:** Retoma um trabalho de impressão pausado.
5. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.

### Reiniciar e redefinir:

1. Reinicie o computador.
2. Redefina a impressora.
  - a. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação.
  - b. Aguarde um minuto e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.

### Se você ainda não conseguir imprimir, desinstale e reinstale o software:

**Observação:** O desinstalador remove todos os componentes de software HP específicos para o dispositivo. Ele não remove componentes compartilhados com outros produtos ou programas.

#### Para desinstalar o software:

1. Desconecte a impressora HP do computador.
2. Abra a pasta Aplicativos: Hewlett-Packard.
3. Clique duas vezes em **HP Uninstaller**. Siga as instruções na tela.

#### Para instalar o software:

1. Conecte o cabo USB.
2. Insira o CD do software na unidade de CD/DVD.
3. Na área de trabalho, abra o CD e clique duas vezes em **HP Installer**.
4. Siga as instruções de instalação na tela e as impressas que vieram com a impressora HP.

# Operação em rede

## Precisa de mais ajuda?

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)

O Centro de Impressão Sem Fio HP em [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) pode ajudar você a preparar sua rede sem fio, instalar e reconfigurar a impressora e solucionar problemas com a rede.

## Se a instalação da rede não foi bem-sucedida:

- **Verifique se o recurso Sem fio está habilitado na sua impressora.**

No painel de controle da impressora, se a luz de conexão **Sem Fio** estiver apagada, pressione o botão **Sem Fio** (📶) para ativar os recursos sem fio da impressora.

- **Verifique se a impressora está conectada à sua rede.**

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Sem Fio** (📶) e o botão **Iniciar Cópia em Preto** (🖨️) ao mesmo tempo. O Relatório de Teste de Rede Sem Fio é impresso automaticamente.
2. Verifique, no topo do relatório, se houve alguma falha durante o teste.

Consulte a seção **Resultados do Diagnóstico** de todos os testes realizados, para saber se a impressora foi aprovada ou não.

Na seção **Configuração Atual**, localize o Nome da Rede (SSID) à qual a impressora está conectada atualmente. Certifique-se de que a impressora esteja conectada à mesma rede que o computador.

**Observação:** Se seu computador estiver conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN), desconecte-a temporariamente antes de dar continuidade à instalação. Após a instalação, você precisará estar desconectado da VPN para acessar a impressora em sua rede doméstica.

- **Verifique se o software de segurança não está bloqueando a comunicação em sua rede.**

Os softwares de segurança, como os firewalls, podem bloquear a comunicação entre o computador e a impressora durante a instalação em rede. Se sua impressora não puder ser encontrada, desative temporariamente seu firewall e verifique se o problema desaparece. Para mais ajuda e dicas de software de segurança, visite: [www.hp.com/go/wpc-firewall\\_br-pt](http://www.hp.com/go/wpc-firewall_br-pt).

## Após a instalação bem-sucedida da impressora:

- **Compartilhe a impressora com vários computadores na rede.**

Se sua impressora já está conectada à rede doméstica, é possível compartilhá-la com outros computadores dessa mesma rede. Em cada computador adicional, é preciso apenas instalar o software da impressora HP. Durante a instalação do software, selecione **Sem Fio** na tela **Opções de Conexão** e siga as instruções exibidas.



# Operação em rede (continuação)

- **Mudar de uma conexão USB para uma conexão de rede sem fio.**

Você precisa ter instalado com êxito o software da impressora.

## Windows

1. Siga estas etapas de acordo com seu sistema operacional:
- **Windows 8:** Na tela **Iniciar**, clique com o botão direito em uma área vazia e clique em **Todos os Apps** na barra de aplicativos.
  - **Windows 7, Windows Vista e Windows XP:** No menu **Iniciar** do computador, selecione **Todos os Programas** ou **Programas** e selecione **HP**.
2. Selecione **HP Deskjet 2540 series**.
  3. Selecione **Configuração de Impressora e Software**.
  4. Selecione **Converter impressora conectada via USB em sem fio**. Siga as instruções na tela.

## Mac


Utilize o **Assistente de Configuração HP em Aplicativos/Hewlett-Packard/Utilitários do Dispositivo** para mudar a conexão no software dessa impressora para sem fio.

- **Se você estiver tendo problemas ao fazer impressões em rede.**

Softwares de segurança, como firewalls, podem bloquear a comunicação entre o computador e a impressora. Para mais ajuda e dicas de software de segurança, visite: [www.hp.com/go/wpc-firewall\\_br-pt](http://www.hp.com/go/wpc-firewall_br-pt).

## Se deseja usar a impressora em rede sem fio sem roteador:

Use o HP Wireless Direct para imprimir por rede sem fio sem usar roteador, de seu computador, smartphone ou outro dispositivo habilitado para rede sem fio. Para usar o Wireless Direct de um computador, o software da impressora deve estar instalado nesse computador.

1. Configure sua impressora e verifique se o software HP fornecido com ela está instalado.
2. Ative o HP Wireless Direct no painel de controle da impressora:
  - a. Pressione o botão **Wireless Direct** () para ativar o HP Wireless Direct.

A página de informações **Usar a Impressora na Rede Sem Fio sem Roteador** será impressa automaticamente.

**Observação:** Se a página de informações não for impressa, mantenha pressionado o botão **Wireless Direct** por mais de três segundos para imprimi-la. A página de informações pode não estar disponível em todos os idiomas. Contudo, talvez seja possível imprimir uma página de informações em seu idioma configurando-o no Servidor da Web Incorporado. Para obter mais informações sobre o Servidor da Web Incorporado, consulte a Ajuda eletrônica.

- b. Siga as instruções na página de informações.
3. Conecte seu dispositivo habilitado para conexão sem fio à impressora:
    - a. No computador sem fio ou dispositivo móvel, ative a conexão sem fio.
    - b. Procure pelo nome Wireless Direct da impressora e conecte-se, por exemplo: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.

**Dica:** Você pode encontrar o nome e a senha do Wireless Direct na página de informações Usar a Impressora na Rede Sem Fio sem Roteador.

- c. Se a segurança do Wireless Direct estiver ativada, insira a senha Wireless Direct quando for solicitado.
4. Use a impressora como você normalmente faria de seu computador ou dispositivo móvel.

### Observação:

- A conexão do HP Wireless Direct não oferece acesso à Internet.
- O HP Wireless Direct com segurança é habilitado por padrão quando você o ativa. Somente os usuários com a senha podem imprimir na rede sem fio, em sua impressora.

Visite o Centro de Impressão Sem Fio HP em [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) para mais informações sobre o HP Wireless Direct.

# Declaração de garantia limitada da impressora HP

Produto HP	Duração da garantia limitada
Mídia de software	90 dias
Impressora	1 ano
Cartuchos de impressão ou de tinta	Até que a tinta HP acabe ou até a data do "fim da garantia" impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta.
Cabeças de impressão (aplicável somente aos produtos com cabeças de impressão substituíveis pelo cliente)	1 ano
Acessórios	1 ano, a não ser que haja outra indicação

## A. Extensão da garantia limitada

1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
2. No caso de produtos de software, a garantia limitada HP cobre apenas falhas de execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgem como resultado de:
  - a. Manutenção ou modificação inadequada;
  - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
  - c. Operação fora das especificações do produto;
  - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
4. Para produtos de impressoras HP, o uso de um cartucho não HP ou de um cartucho recondicionado não afeta a garantia ao cliente nem qualquer contrato de suporte HP com o cliente. No entanto, se uma falha ou um dano da impressora puderem ser atribuídos ao uso de um cartucho não HP ou recondicionado ou a um cartucho de tinta expirado, a HP cobrará suas taxas padrão referentes a tempo e materiais para fazer a manutenção na impressora quanto à falha ou ao dano em questão.
5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
7. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos igual àquela do produto que está sendo substituído.
9. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
10. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.

## B. Limitações da garantia

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.

## C. Limitações de responsabilidade

1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM ELLES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MEMSO QUE A HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

## D. Lei local

1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
  - a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
  - b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
  - c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais fabricantes não podem se isentar ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
3. OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS, NÃO EXCLUEM, RESTRIGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

## Informações relativas à Garantia Limitada da HP

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada HP (garantia do fabricante) no seu país.

**Portugal:** Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.

A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor. A presente garantia limitada não afeta os direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.

## Έναρξη χρήσης

- Εγκατάσταση εκτυπωτή:** Συμβουλευτείτε τις εικόνες στο φυλλάδιο εγκατάστασης.
- Εγκατάσταση λογισμικού:** Τοποθετήστε το CD λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**Δεν γίνεται εκκίνηση του CD;**


**Windows®:** Μεταβείτε στο φάκελο **Υπολογιστής**, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας CD/DVD με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.

**Mac:** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **HP Installer**.

**Δεν έχετε μονάδα CD/DVD;**

Εγκαταστήστε το λογισμικό από τη διεύθυνση [www.hp.com/ePrint/DJ2540](http://www.hp.com/ePrint/DJ2540).

## Περισσότερες πληροφορίες

**Ηλεκτρονική Βοήθεια:** Εγκαταστήστε την ηλεκτρονική Βοήθεια επιλέγοντάς την από το συνιστώμενο λογισμικό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού. Μάθετε για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, την εκτύπωση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την υποστήριξη. Βρείτε σημειώσεις, περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες, όπως η Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις συμμόρφωσης, στην ενότητα "Τεχνικές πληροφορίες". 

- Windows® 8:** Στην οθόνη **Έναρξη**, κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή της οθόνης, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές** στη γραμμή εφαρμογών, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βοήθεια**.
- Windows® 7, Windows Vista® και Windows® XP:** Επιλέξτε **Έναρξη** > **Όλα τα προγράμματα** > **HP** > **HP Deskjet 2540 series** > **Βοήθεια**.
- OS X Mountain Lion, Lion:** Επιλέξτε **Help** (Βοήθεια) > **Help Center** (Κέντρο βοήθειας). Στο παράθυρο Help Viewer (Πρόγραμμα προβολής βοήθειας), επιλέξτε **Help for all your apps** (Βοήθεια για όλες τις εφαρμογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **HP Deskjet 2540 series**.
- OS X v10.6:** Επιλέξτε **Help** (Βοήθεια) > **Mac Help** (Βοήθεια για Mac). Στο παράθυρο Help Viewer (Πρόγραμμα προβολής βοήθειας), επιλέξτε **HP Deskjet 2540 series** από το αναδυόμενο μενού Mac Help (Βοήθεια για Mac).

**Αρχείο Readme:** Περιέχει πληροφορίες για την υποστήριξη HP, τις απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και πρόσφατες ενημερώσεις για τον εκτυπωτή.

- Windows:** Τοποθετήστε το CD λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο αρχείο **ReadMe.chm**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **ReadMe.chm** για να το ανοίξετε και επιλέξτε το αρχείο **ReadMe** στη γλώσσα σας.
- Mac:** Τοποθετήστε το CD λογισμικού και, στη συνέχεια, ανοίξτε το φάκελο **ReadMe** που βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο του CD. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **ReadMe.html** και επιλέξτε το αρχείο **ReadMe** στη γλώσσα σας.

**Στο web:** Πρόσθετη βοήθεια και πληροφορίες: [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support). Δήλωση εκτυπωτή: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Δήλωση συμμόρφωσης: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates). Χρήση μελάνης: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

**Σημείωση:** Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μετά την εξάντληση της μελάνης, στα δοχεία παραμένουν κάποια υπολείμματα μελάνης.

**Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό που παρέχεται από την HP.




Σαρώστε για πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή σας.

[www.hp.com/eu/m/djia2546](http://www.hp.com/eu/m/djia2546)

Ενδέχεται να ισχύουν τυπικές χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες.

# Πίνακας Ελέγχου



- 1** Κουμπί **Λειτουργία**: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.
- 2** **Κουμπί Άκυρο**: Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
- 3** Κουμπί **Ασύρματη λειτουργία**: Η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει ότι υπάρχει ασύρματη σύνδεση. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη, για να ξεκινήσει η λειτουργία του διακόπτη WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- 4** Κουμπί **Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση**: Με την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP μπορείτε να εκτυπώνετε ασύρματα, χωρίς δρομολογητή, από υπολογιστή, smartphone, tablet ή άλλη συσκευή με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα στη σελίδα 5.
- 5** Κουμπί **Έναρξη ασπρόμαυρης αντιγραφής**: Ξεκινά μια εργασία ασπρόμαυρης αντιγραφής. Αυξήστε τον αριθμό των αντιγράφων πατώντας το κουμπί πολλές φορές. Λειτουργεί ως κουμπί συνέχισης μετά την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης.
- 6** Κουμπί **Έναρξη έγχρωμης αντιγραφής**: Ξεκινά μια εργασία έγχρωμης αντιγραφής. Αυξήστε τον αριθμό των αντιγράφων πατώντας το κουμπί πολλές φορές. Λειτουργεί ως κουμπί συνέχισης μετά την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης.
- 7** Φωτεινή ένδειξη προσοχής: Υποδεικνύει ότι έχει εξαντληθεί το χαρτί, ότι υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή ή ότι προέκυψε κάποιο συμβάν που απαιτεί την προσοχή σας.
- 8** Φωτεινές ενδείξεις δοχείων: Υποδεικνύουν ότι η στάθμη μελάνης είναι χαμηλή ή ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιο δοχείο μελάνης.
- 9** Οθόνη πίνακα ελέγχου: Εμφανίζει τον αριθμό αντιγράφων, σφάλματα μέσω και την ισχύ του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- 10** Φωτεινή ένδειξη κατάστασης Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης: Εάν η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα, υποδηλώνει ότι η Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP είναι ενεργοποιημένη. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, γίνεται εκκίνηση της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης HP. Εάν η Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης είναι σβηστή.
- 11** Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης λειτουργίας: Υποδεικνύει εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος ασύρματα στο δίκτυο.

# Αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων

## Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε:

1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων είναι σωστές.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Το κουμπί **Λειτουργία** θα ανάβει λευκό.
3. Εάν αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις **Προσοχή** και **Δοχεία**, ελέγξτε τη θύρα πρόσβασης στα δοχεία για να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή.
4. Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο.
  - Εάν η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα υποδεικνύει ότι έχει γίνει ασύρματη σύνδεση και ότι μπορείτε να εκτυπώσετε.
  - Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, υποδηλώνει ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αλλά ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου σήματος.
  - Εάν η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας είναι σβηστή.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία web **HP Diagnostic Tools** στη διεύθυνση [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) για να λάβετε δωρεάν βοήθητικά προγράμματα διαγνωστικού ελέγχου (εργαλεία) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να επιλύσετε συνηθισμένα προβλήματα του εκτυπωτή.

## Windows

### Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης:

- **Windows 8:** Τοποθετήστε το δείκτη ή πατήστε στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε τη γραμμή των συμβόλων, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών**.
- **Windows 7:** Στο μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**.
- **Windows Vista:** Στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε Έναρξη, **Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα **Εκτυπωτής**.
- **Windows XP:** Στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε Έναρξη, **Πίνακας Ελέγχου** και, στη συνέχεια, **Εκτυπωτές και Φαξ**.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι επιλογής στον κύκλο δίπλα στον εκτυπωτή σας. Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι ο προεπιλεγμένος, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου** από το μενού.

### Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε ή εάν η εγκατάσταση του λογισμικού δεν είναι επιτυχημένη:

1. Αφαιρέστε το CD από τη μονάδα CD/DVD και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
3. Τοποθετήστε το CD λογισμικού του εκτυπωτή στη μονάδα CD/DVD και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

## Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και Windows 8 είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

## Mac

### Ελέγξτε την ουρά εκτύπωσης:

1. Στην καρτέλα **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), επιλέξτε **Print & Scan** (Εκτύπωση & σάρωση) [**Print & Fax** (Εκτύπωση & φαξ) στο OS X v10.6].
2. Επιλέξτε **Open Print Queue** (Ανοίγμα ουράς εκτύπωσης).
3. Κάντε κλικ σε μια εργασία εκτύπωσης για να την επιλέξετε.
4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να διαχειριστείτε την εργασία εκτύπωσης:
  - **Delete (Διαγραφή):** Ακυρώνει την επιλεγμένη εργασία εκτύπωσης.
  - **Resume (Συνέχιση):** Συνεχίζει μια εργασία εκτύπωσης που είχε διακοπεί προσωρινά.
5. Εάν κάνατε αλλαγές, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

### Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση και επαναφορά:

1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
2. Πραγματοποιήστε επαναφορά του εκτυπωτή.
  - α. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - β. Περιμένετε λίγο, επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

### Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και εγκαταστήστε το ξανά:

**Σημείωση:** Το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης καταργεί όλα τα στοιχεία του λογισμικού HP που αφορούν τη συσκευή. Δεν καταργεί στοιχεία που χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλες συσκευές ή προγράμματα.

### Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού:

1. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή HP από τον υπολογιστή.
2. Ανοίξτε το φάκελο Applications: Hewlett-Packard (Εφαρμογές: Hewlett-Packard).
3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **HP Uninstaller** (Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB.
2. Τοποθετήστε το CD λογισμικού της HP στη μονάδα CD/DVD.
3. Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το CD και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **HP Installer**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις έντυπες οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή HP.

## Χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τη δικτύωση;

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)

Με το HP Wireless Printing Center στη διεύθυνση [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting), μπορείτε να προετοιμάσετε το ασύρματο δίκτυό σας, να ρυθμίσετε ή να επαναδιαμορφώσετε τον εκτυπωτή σας και να επιλύσετε προβλήματα που σχετίζονται με τη δικτύωση.

### Εάν η εγκατάσταση του δικτύου δεν ήταν επιτυχής:

- **Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στον εκτυπωτή.**

Εάν η φωτεινή ένδειξη **Ασύρματη λειτουργία** είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί **Ασύρματη λειτουργία** (☎) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή.

- **Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.**

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Ασύρματη λειτουργία** (☎) και το κουμπί **Έναρξη ασπρόμαυρης αντιγραφής** (⬤). Η αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας εκτυπώνεται αυτόματα.

2. Ελέγξτε το επάνω μέρος της αναφοράς για να δείτε αν υπήρξε κάποια αποτυχία κατά τον έλεγχο.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων** για να δείτε όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και να διαπιστώσετε εάν ο εκτυπωτής πέρασε επιτυχώς αυτούς τους ελέγχους.

Στην ενότητα **Τρέχουσα διαμόρφωση**, βρείτε το όνομα δικτύου (SSID) στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή.

**Σημείωση:** Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), αποσυνδεθείτε προσωρινά από το VPN προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το VPN για να έχετε πρόσβαση στον εκτυπωτή μέσω του οικιακού δικτύου.

- **Βεβαιωθείτε ότι η επικοινωνία με το δίκτυο δεν εμποδίζεται από κάποιο λογισμικό ασφαλείας.**

Το λογισμικό ασφαλείας, όπως τα τείχη προστασίας, μπορεί να παρεμποδίσει την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή κατά την εγκατάσταση σε κάποιο δίκτυο. Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύεται με αυτόν τον τρόπο. Για περισσότερη βοήθεια και συμβουλές σχετικά με το λογισμικό ασφαλείας: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

### Αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τον εκτυπωτή:

- **Κοινή χρήση του εκτυπωτή από πολλούς υπολογιστές του δικτύου.**

Εάν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο οικιακό δίκτυο, μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο. Σε κάθε επιπλέον υπολογιστή πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή HP. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, επιλέξτε **Ασύρματη σύνδεση** στην οθόνη **Επιλογές σύνδεσης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## • Αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση.

Θα πρέπει να έχετε ήδη εγκαταστήσει επιτυχώς το λογισμικό του εκτυπωτή.

### Windows

1. Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.

## • Windows 8: Στην οθόνη Έναρξη, κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή της οθόνης και επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές στη γραμμή εφαρμογών.

## • Windows 7, Windows Vista και Windows XP: Στο μενού Έναρξη του υπολογιστή, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και έπειτα επιλέξτε HP.

2. Επιλέξτε **HP Deskjet 2540 series**.

3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση & λογισμικό εκτυπωτή**.

4. Επιλέξτε **Μετατροπή σύνδεσης εκτυπωτή USB σε ασύρματη**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Mac

Χρησιμοποιήστε το **HP Setup Assistant**, το οποίο βρίσκεται στη διαδρομή **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities**, για να αλλάξετε τη σύνδεση λογισμικού σε ασύρματη γι' αυτόν τον εκτυπωτή.

## • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα εκτύπωσης μέσω δικτύου:

Το λογισμικό ασφαλείας, όπως τα τείχη προστασίας, μπορεί να παρεμποδίσει την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή. Για περισσότερη βοήθεια και συμβουλές σχετικά με το λογισμικό ασφαλείας:

[www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

## Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα τον εκτυπωτή, χωρίς δρομολογητή:

Χρησιμοποιήστε την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP για να εκτυπώσετε ασύρματα, χωρίς δρομολογητή, από υπολογιστή, smartphone ή άλλη συσκευή με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας. Για να χρησιμοποιήσετε την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση από υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή.

1. Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό εκτυπωτή HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή.

2. Ενεργοποιήστε την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή:

α. Πατήστε το κουμπί **Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση**  για να ενεργοποιήσετε την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP.

Θα εκτυπωθεί αυτόματα η σελίδα **Χρήση του εκτυπωτή ασύρματα χωρίς δρομολογητή**.

**Σημείωση:** Εάν δεν εκτυπωθεί η σελίδα πληροφοριών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση** για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα. Η σελίδα πληροφοριών ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Ωστόσο, ενδεχομένως να μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα πληροφοριών στη γλώσσα σας ρυθμίζοντας τη γλώσσα στον Ενσωματωμένο web server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ενσωματωμένο web server, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

β. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα πληροφοριών.

3. Συνδέστε την ασύρματη συσκευή στον εκτυπωτή:

α. Στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας, ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία.

β. Αναζητήστε και συνδεθείτε με το όνομα Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης του εκτυπωτή, π.χ. HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.

**Συμβουλή:** Μπορείτε να βρείτε το όνομα και τον κωδικό Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης στη σελίδα πληροφοριών "Χρήση του εκτυπωτή ασύρματα χωρίς δρομολογητή".

γ. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης όταν σας ζητηθεί.

4. Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή κανονικά, όπως θα κάνατε από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.

### Σημείωση:

• Η σύνδεση Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης HP δεν παρέχει πρόσβαση στο Internet.

• Η Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP ενεργοποιείται με ασφάλεια από προεπιλογή. Μόνο οι χρήστες που διαθέτουν τον κωδικό πρόσβασης μπορούν να εκτυπώνουν ασύρματα στον εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP, επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center στη διεύθυνση [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).

# Δήλωση περιορισμένης εγγύησης εκτυπωτή HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογισμικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Κεφαλές εκτύπωσης (ισχύει μόνο για προϊόντα με κεφαλές εκτύπωσης που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη)	1 έτος
Βοηθήματα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

## A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

- Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
- Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιοδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
- Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
  - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
  - Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
  - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
  - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
- Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
- Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
- Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
- Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
- Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

## B. Περιορισμοί της εγγύησης

**ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.**

## Γ. Περιορισμοί της ευθύνης

- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Η ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.**

## Δ. Τοπική νομοθεσία

- Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
- Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
  - Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
  - Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
  - Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.
- ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.**

### Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

### Ελλάδα/ Cyprus

Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε.

Τζαβέλλα 1-3 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ



## Жұмысты бастау

1. **Принтерді орнату:** Орнату үнпарағындағы нұсқаулықтарды орындаңыз.
2. **Бағдарламалық құралды орнату:** HP бағдарлама құралының ықшам дискісін компьютеріңізге енгізіп, экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

### Ықшам диск іске қосылмайды ма?

**Windows®: Компьютерге** өтіп, HP логотипі бар CD/DVD дискіенгізгісі белгішесін екі рет басыңыз, содан соң **setup.exe** түймесін екі рет басыңыз.

**Mac:** Жұмыс үстеліңіздегі CD белгішесін екі рет басыңыз, содан соң **HP орнатушысын** түймесін екі рет басыңыз.

### CD/DVD дискіенгізгісі жоқ па?

Бағдарламалық құралды орнатыңыз: [www.hp.com/ePrint/DJ2540](http://www.hp.com/ePrint/DJ2540).

## Қосымша мәліметтер алу

**Электрондық анықтама:** Электрондық анықтаманы бағдарламалық құралды орнату кезінде ұсынылған бағдарламалық құралдан таңдау арқылы орнатыңыз. Өнім мүмкіндіктері, басып шығару, ақауды жою және қолдау көрсету туралы қосымша мәліметтер алыңыз. Техникалық ақпарат бөлімінен хабарламаларды, қоршаған орта туралы және нормативтік ақпаратты, сондай-ақ Еуропалық Одақ нормативтік хабарламасы мен келісім мәлімдемелерін табыңыз.



- **Windows® 8: Пуск** (Бастау) экранында, экранның бос жеріне тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарлама тақтасындағы **Все программы** (Барлық бағдарламалар) бөлімін басып, принтер атауы бар белгішені басыңыз, содан соң **Справка** (Анықтама) түймесін басыңыз.
- **Windows® 7, Windows Vista® және Windows® XP: Пуск** (Бастау) > **Все программы** (Барлық бағдарламалар) > **HP** > **HP Deskjet 2540 series** > **Справка** (Анықтама) тармақтарын таңдаңыз.
- **OS X Mountain Lion, Lion: Справка** (Анықтама) > **Анықтама орталығы** түймесін басыңыз. Анықтаманы қарап шығу құралы терезесіндегі **Барлық бағдарламаларға арналған анықтама** түймесін басып, **HP Deskjet 2540 series** түймесін басыңыз.
- **OS X v10.6: Справка** (Анықтама) > **Справка Mac** (Mac анықтамасы) түймесін басыңыз. Анықтаманы қарап шығу құралы терезесінде **HP Deskjet 2540 series** Mac анықтамасы қалқымалы мәзірінен таңдаңыз.

**Readme файлы:** HP қолдау көрсету ақпаратын, операциялық жүйе талаптарын және соңғы принтер жаңартуларын қамтиды.

- **Windows:** Бағдарламалық құралдың ықшам дискісін компьютерге енгізіп, **ReadMe.chm** файлын шолыңыз. **ReadMe.chm** файлын екі рет басып ашыңыз да, тіліңіздегі **ReadMe** файлын таңдаңыз.
- **Mac:** Бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні салып, ықшам дискідегі каталогтардың жоғарғы деңгейінде орналасқан **ReadMe** қалтасын ашыңыз. **ReadMe.html** файлын екі рет басып ашыңыз да, тіліңіздегі **ReadMe** файлын таңдаңыз.

**Интернетте:** Қосымша анықтама мен ақпарат: [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support). Принтерді тіркеу: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Сәйкестік мәлімдемесі: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates). Сияны пайдалану: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

**Ескертпе:** Картридждердегі сия басып шығару процесінде әр түрлі жолдармен пайдаланылады және пайдаланылғаннан кейін сияның аз мөлшердегі қалдығы картриджде қалады.


**Ескертпе:** HP компаниясы қамтамасыз ететін қуат сымы мен қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз.



Принтер туралы мәліметтер алу үшін мұқият оқыңыз.

[www.hp.com/eu/m/djia2546](http://www.hp.com/eu/m/djia2546)

Деректерді стандартты түрде беру үшін ақы алынуы мүмкін. Барлық тілдерде қол жетімсіз болуы мүмкін.



- 1** **On (Қосу) түймесі:** Принтерді қосады немесе өшіреді.
- 2** **Кнопка отмены (Бас тарту түймесі):** Ағымдағы әрекетті тоқтатады.
- 3** **Сымсыз байланыс түймесі:** Шам сымсыз байланысты көрсетеді. Қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз. Wi-Fi Protected Setup (WPS) басу түймесінің режимін іске қосу үшін шам жыпылықтағанша түймені 3 секундтан көп уақыт басып тұрыңыз.
- 4** **Wireless Direct түймесі:** HP wireless direct функциясы арқылы маршрутизаторсыз сымсыз байланыспен компьютерден, смартфоннан, планшеттен немесе басқа сымсыз байланыс қосылған құрылғыдан басып шығаруға болады. Қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін 5-беттегі бөлімді қараңыз.
- 5** **Начать копировать в черном цвете (Қара түсте басып шығаруды бастау) түймесі:** Ақ қарамен көшіру жұмысын бастайды. Түймені бірнеше рет басу арқылы көшірмелер санын көбейтіңіз. Басып шығару қателері дұрысталғаннан кейін жалғастыру түймесі ретінде жұмыс істейді.
- 6** **Начать копирование в черном цвете (Қара түсте көшіруді бастау) түймесі:** Түрлі-түспен көшіру жұмысын бастайды. Түймені бірнеше рет басу арқылы көшірмелер санын көбейтіңіз. Басып шығару қателері дұрысталғаннан кейін жалғастыру түймесі ретінде жұмыс істейді.
- 7** **Сигнальный индикатор («Назар аударыңыз» шамы):** Қағаздың таусылғандығын немесе қағаздың кептелуін, болмаса назарыңызды аударатын жағдайды көрсетеді.
- 8** **Картридждер шамдары:** Сияның аз қалғандығын немесе сия картриджінде ақау пайда болғандығын көрсетеді.
- 9** **Дисплей панели управления (Басқару тақтасының дисплейі):** Көшірмелер санын, мультимедиадағы қатені және сымсыз байланыс сигналының деңгейін көрсетеді.
- 10** **Wireless Direct күйінің шамы:** Тұрақты ақ шам HP wireless direct функциясының қосылғандығын көрсетеді. Жыпылықтайтын шам HP wireless direct функциясының қосылғандығын көрсетеді. Егер HP wireless direct функциясы өшірілсе, wireless direct функциясының дыбыстық деңгейі өшіріледі.
- 11** **Сымсыз байланыс күйінің шамы:** Принтерде желімен сымсыз байланыс бар-жоғын көрсетеді.

# Негізгі ақауларды жою

Егер басып шығару мүмкін болмаса:

1. Кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
2. Принтердің қуат көзіне жалғанғанын тексеріңіз. **Вкл** (Қосу) түймесі ақ түспен жанады.
3. **Назар аударыңыз** шамы мен **Картридж** шамдары жыпылықтаса, картриджке кіру есігінің жабылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Принтердің желіге қосылғанына көз жеткізу үшін сымсыз байланыс күйінің шамын тексеріңіз.
  - Тұрақты көк шам сымсыз байланыс орнатылғанын және басып шығаруға болатынын көрсетеді.
  - Жыпылықтап тұрған шам сымсыз байланыс қосулы екенін, бірақ принтердің желіге қосылмағанын көрсетеді. Принтердің сымсыз байланыс сигналының ауқымында орналасқандығын тексеріңіз.
  - Егер сымсыз байланыс өшірілсе, сымсыз байланыс күйінің шамы өшірулі болады.

Жіі пайда болатын принтердегі ақауларды түзету үшін пайдалануға болатын тегін диагностикалық утилиталарды жүктеу үшін **HP компаниясының диагностикалық құралдары** туралы [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) веб-сайтына кіріңіз.

## Windows

Принтер әдепкі басып шығару құрылғысы ретінде орнатылғанын тексеріңіз:

- **Windows 8:** Белгішелер жолағын ашу үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышына нұсқаңыз немесе түртіңіз, **Параметрлер** белгішесін басып, **Басқару тақтасы** түймесін басыңыз немесе түртіңіз, сонан соң **Құрылғылар мен принтерлерді көру** пәрменін басыңыз немесе түртіңіз.
- **Windows 7:** Windows жүйесінің **Пуск** (Бастау) мәзірінен **Устройства и принтеры** (Құрылғылар және принтерлер) бөлімін басыңыз.
- **Windows Vista:** Windows жүйесінің тапсырмалар тақтасындағы **Пуск** (Бастау), **Панель управления** (Басқару тақтасы), **Принтер** тармақтарын басыңыз.
- **Windows XP:** Windows жүйесінің тапсырмалар тақтасындағы **Пуск** (Бастау), **Панель управления** (Басқару тақтасы), **Принтеры и факсы** (Принтерлер және факстар) тармақтарын басыңыз.

Принтеріңіздің жанындағы шеңбердің ұяшығына белгі қойылғанын тексеріңіз. Егер принтер әдепкі принтер ретінде таңдалмаған болса, принтер белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, ашылған мәзірден **Выбрать как принтер по умолчанию** (Әдепкі принтер ретінде таңдау) пәрменін таңдаңыз.

**Егер басып шығару әлі де мүмкін болмаса немесе бағдарламалық құралды орнату сәтсіз аяқталса:**

1. Ықшам дискіні компьютердің CD/DVD дискенгізгісінен алып, USB кабелін компьютерден ажыратыңыз.
2. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
3. Принтердің бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні компьютердің CD/DVD дискенгізгісіне салып, принтердің бағдарламалық құралын орнату үшін экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Нұсқау берілгенше USB кабелін жалғамаңыз.
4. Орнату процесі аяқталғаннан кейін компьютерді қайта іске қосыңыз.

## Ресми мәлімдемелер

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 және Windows 8 – Майкрософт Корпорациясының АҚШ мемлекетінде тіркелген сауда белгілері.

## Mac

**Басып шығару кезегін тексеріңіз:**

1. **Жүйе параметрлері** бөлімінде **Басып шығару және сканерлеу** түймесін басыңыз (OS X v10.6 ішінде **Басып шығару және факс жіберу**).
2. **Басып шығару кезегі** бөлімін басыңыз.
3. Басып шығарылатын тапсырманы таңдаңыз.
4. Басып шығарылатын тапсырманы басқару үшін төмендегі түймелерді пайдаланыңыз:
  - **Удалить (Жою):** Таңдалған басып шығарылатын тапсырмадан бас тартады.
  - **Возобновить (Қалпына келтіру):** Кідірілген басып шығарылатын тапсырманы жалғастырады.
5. Егер қандай да бір өзгертулер енгізілген болса, қайта басып шығарып көріңіз.

**Перезагрузить и переустановить (Қайта іске қосу және бастапқы қалпына келтіру):**

1. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
2. Принтерді бастапқы қалпына келтіреді.
  - a. Принтерді өшіріп, қуат кабелін ажыратыңыз.
  - b. Бір минут күтіп, қуат сымын қайта жалғаңыз да, принтерді қосыңыз.

**Егер басып шығару әлі де мүмкін болмаса, бағдарламалық құралды жойып, оны қайта орнатыңыз:**

**Ескөртпе:** Жою құралы құрылғыға сәйкес HP бағдарламалық құрал бөліктерінің барлығын жояды. Ол басқа өнімдерде немесе бағдарламаларда ортақ пайдаланылатын компоненттерді жоймайды.

**Бағдарламалық құралды жою:**

1. HP принтерін компьютерден ажыратыңыз.
2. Приложения (Бағдарламалар): Hewlett-Packard қалтасын ашыңыз.
3. **Деинсталлятор HP** (HP бағдарламасын жою құралы) белгішесін екі рет басыңыз. Экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

**Бағдарламалық құралды орнату:**

1. USB кабелін қосыңыз.
2. Принтердің бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні компьютердегі CD енгізісіне салыңыз.
3. Жұмыс үстеліндегі ықшым диск терезесін ашып, **HP бағдарламасын орнату құралы** белгішесін екі рет басыңыз.
4. Экрандағы нұсқаулықтарды және HP принтерімен бірге берілетін басып шығарылған күйдегі орнату нұсқаулықтарын орындаңыз.

## Желі анықтамасы қажет пе?

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) сайтындағы HP сымсыз басып шығару орталығы сымсыз желіні дайындауға, принтерді реттеуге немесе қайта конфигурациялауға және желідегі ақауларды жоюға көмектеседі.

## Егер желілік байланысты орнату әрекеті сәтсіз аяқталса:

- Принтерде сымсыз байланыс функциясы қосұлы екенін растаңыз.

**Сымсыз байланыс** шамы өшірілген болса, принтердің басқару тақтасынан **Сымсыз байланыс** түймесін («f») принтердің сымсыз байланыс мүмкіндіктерін қосу үшін басыңыз.

- Принтер желілік байланысқа қосұлы екенін растаңыз.

1. Принтердің басқару тақтасында бір мезгілде **Сымсыз байланыс** түймесін («f») **Начать копировать в черном цвете** (Қара түсте басып шығаруды бастау) түймесін (●) басыңыз. Сымсыз байланысты тексеру есебі автоматты түрде басып шығарылады.

2. Тексеру кезінде бір нәрсенің орындалмағанын көру үшін есептің үстіңгі бөлігін тексеріңіз.

Жүргізілген барлық сынақтарға арналған **Диагностика нәтижелері** бөлімін қараңыз және принтер сынақты сәтті өткенін тексеріңіз.

**Ағымдағы конфигурация** бөлімінде принтер қазіргі уақытта қосылған желі атауын (SSID) табыңыз. Принтердің компьютермен бірдей желіге қосылғанын тексеріңіз.

**Ескертпе:** Егер компьютер Виртуалды жеке желісіне (VPN) қосылған болса, орнату процесін бастамай тұрып, оны VPN желісінен уақытша ажыратыңыз. Орнату аяқталғаннан кейін принтерге үй желісі арқылы кіру үшін VPN желісін ажырату қажет.

- **Қауіпсіздік бағдарламалық құралы желі бойынша байланысты блоктамағанын тексеріңіз.**

Брандмауэр сияқты қауіпсіздік бағдарламалық құралы желі арқылы орнатқанда компьютер мен принтердің арасындағы байланысты блоктай алады. Егер принтер табылмаса, брандмауэрді уақытша өшіріп, ақаудың жойылғандығын тексеріңіз. Қауіпсіздік бағдарламалық құралы бойынша қосымша мәліметтер мен кеңестерді алу үшін мына сайтқа өтіңіз: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

## Принтер сәтті орнатылғаннан кейін:

- Принтерді желіде бірнеше компьютер арасында ортақ пайдаланыңыз.

Егер принтер үй желісіне бұрыннан қосылған болса, онда принтерді осы желідегі басқа компьютерлермен ортақ пайдалана аласыз. Әрбір қосымша компьютерге HP принтерінің бағдарламалық құралын орнату қажет. Бағдарламалық құрал орнатылып жатқанда **Байланыс опциялары** экранындағы **Сымсыз байланыс** тармағын таңдаңыз, содан соң экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

# Желі байланысы жалғасады

- **USB байланысын сымсыз байланысқа ауыстырыңыз.**

Принтердің бағдарламалық құралын сәтті орнатқан боларсыз.

## Windows

1. Операциялық жүйеге байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
- **Windows 8: Пуск** (Бастау) экранындағы бос орынды тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарлама тақтасындағы **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймесін басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютердің **Пуск** (Бастау) мәзірінен **Все программы** (Барлық бағдарламалар) немесе **Программы** (Бағдарламалар), содан кейін **HP** тармақтарын таңдаңыз.
2. **HP Deskjet 2540 series** тармағын таңдаңыз.
  3. **Принтерді орнату және бағдарламалық құрал** параметрін таңдаңыз.
  4. **Изменить USB-подключение принтера на беспроводное** (Принтердің USB байланысын сымсыз байланысқа ауыстыру) тармағын таңдаңыз. Экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

## Mac


Принтердің бағдарламалық құрал байланысын сымсыз байланыс түріне өзгерту үшін **Бағдарламалар/Hewlett-Packard/Құрылғылар утилиталары** тармақтарындағы **HP орнату көмекшісін** пайдаланыңыз.

- **Егер желі арқылы басып шығару кезінде ақаулар пайда болса.**

Брандмауэр сияқты қауіпсіздік бағдарламалық құралы компьютер мен принтердің арасындағы байланысты блоктай алады. Қауіпсіздік бағдарламалық құралы бойынша қосымша мәліметтер мен кеңестерді алу үшін мына сайтқа өтіңіз: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

## Принтерді маршрутизаторсыз сымсыз пайдаланғыңыз келсе:

Маршрутизаторсыз сымсыз басып шығару үшін компьютеріңізден, смартфонңыздан немесе басқа сымсыз қосылған құрылғыдан HP wireless direct функциясын пайдаланыңыз. Компьютерде wireless direct функциясын пайдалану үшін, компьютерде принтердің бағдарламалық құралы орнатылған болуы керек.

1. Принтерді орнатыңыз және принтермен берілген HP принтерінің бағдарламалық құралы орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Принтердің басқару тақтасынан HP wireless direct функциясын қосу:
  - a. **Wireless Direct** түймесін  HP wireless direct функциясын қосу үшін басыңыз.

**Принтерді маршрутизаторсыз сымсыз байланыс арқылы пайдалану** туралы мәліметтер беті автоматты түрде басып шығарылады.

**Ескөртпе:** Мәліметтер беті басып шығарылмаса, оны басып шығару үшін **Wireless Direct** түймесін 3 секундтан астам уақыт басып тұрыңыз. Мәліметтер беті барлық тілдерде қол жетімді болмауы мүмкін. Дегенмен Ендірілген веб-серверде тілді таңдау арқылы мәліметтер бетін қажетті тілде басып шығаруға болады. Ендірілген веб-сервер туралы қосымша мәліметтер алу үшін Электрондық анықтама бөлімін қараңыз.

- b. Басып шығарылған мәліметтер бетіндегі нұсқаулықтарды орындаңыз.
3. Сымсыз қосылған құрылғыны принтерге қосыңыз.
    - a. Сымсыз компьютерден немесе мобильді құрылғыдан сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз.
    - b. Іздеңіз және принтердің wireless direct функциясының атауына қосылыңыз, мысалы: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.

**Кеңес:** wireless direct функциясының атауы мен құпия сөзін Принтерді маршрутизаторсыз сымсыз байланыс арқылы пайдалану мәліметтер бетінде табуға болады.

- c. Егер wireless direct функциясының қауіпсіздігі қосылған болса, сұралғанда wireless direct функциясының құпия сөзін енгізіңіз.
4. Принтерді компьютерде немесе мобильді құрылғыда әдепкі бойынша пайдаланыңыз.

### Ескөртпе:

- HP wireless direct байланысы интернет байланысымен қамтамасыз етпейді.
- HP wireless direct функциясын қосқан кезде қауіпсіздік жүйесі әдепкіде қосулы тұрады. Құпия сөзі бар пайдаланушылар ғана принтерден сымсыз байланыс арқылы басып шығара алады.

HP wireless direct функциясы туралы қосымша мәліметтер алу үшін [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) мекенжайындағы HP сымсыз басып шығару орталығына кіріңіз.

# HP принтері үшін шектеулі кепілдік мәлімдемесі

HP өнімі	Шектеулі кепілдікті қолдану мерзімі
Бағдарламалық құрал тасығышы	90 күн
Принтер	1 жыл
Принтерге арналған немесе сиялары бар картридждер	HP сиясы біткенше немесе картриджде көрсетілген «кепілдік мерзімі» біткенше, олардың қайсысы бірінші болып түседі. Осы кепілдіктің күші қайта толтырылған, қайта өңделген, жөнделген, дұрыс пайдаланылмаған немесе қолдан жасалған HP сия өнімдеріне қатысты қолданылмайды.
Басып шығарғыш бөліктер (тұтынушы арқылы ауыстырылатын басып шығарғыш бөліктері бар өнімдерге ғана қатысты қолданылады)	1 жыл
Керек-жарақтар	егер басқаша айтылмаса, 1 жыл

## A. Шектеулі кепілдіктің мерзімін узарту

1. Hewlett-Packard (HP) компаниясы жоғарыда аталған HP өнімдерінде материал немесе сапа тарапынан жоғарыда аталған кепілдік мерзімі (мерзім тұтынушы сатып алғаннан бері басталады) барысында ақаулықтар болмайтынына кепілдік береді.
2. Бағдарламалық құрал өнімдерін пайдалану кезінде HP компаниясының шектеулі кепілдігі бағдарламалау жөніндегі нұсқауларды іске асыру мүмкін болмаған жағдайға ғана қатысты қолданылады. HP компаниясы кез келген өнімнің жұмысына кедергі келтірмейді немесе қате туындамайды деп кепілдік бермейді.
3. HP компаниясының шектеулі кепілдігінің күші өнімді қалыпты қолдану себебінен туындаған ақаулықтарға ғана қатысты қолданылады және төмендегі себептерді қоса басқа салдардан туындаған ақаулықтарға қолданылмайды:
  - a. Техникалық қызметті дұрыс көрсетпеу немесе өзгерту;
  - b. HP компаниясы арқылы ұсынылмаған немесе қолдау көрсетілмейтін бағдарламалық құралдар, медиа, бөлшектер немесе бөліктер;
  - c. Өнімді оның сипаттамасына сәйкес пайдаланбау;
  - d. Рұқсат етілмеген өзгерту немесе дұрыс пайдаланбау.
4. HP принтерлерді пайдалану кезінде, HP емес картридж немесе қайта толтырылған картридж қолданылған жағдайда бұл тұтынушыға арналған кепілдіктің күшіне немесе тұтынушыға HP компаниясының қолдау қызметін көрсету жөніндегі келісімшарттың күшіне әсер етпейді. Алайда, егер HP емес картридж, қайта толтырылған картридж немесе қолдану мерзімі өткен картридж қолданылған жағдайда принтердің ақаулығы орын алса немесе зақым алынса, HP компаниясы принтердің ақаулығын не алынған зақымды жою үшін стандартты еңбек пен материалдық шығындарды төлеуді талап етуі мүмкін.
5. Егер қолданыстағы кепілдік мерзімі барысында HP компаниясы HP кепілдігінің күшіне енетін кез келген өнімдегі ақаулық бар екені туралы ескертпені алса, HP компаниясы өзінің таңдауы бойынша өнімді жөндейді немесе ауыстырады.
6. Егер HP компаниясы HP кепілдігінің күшіне енетін ақаулығы бар өнімді сәйкесінше жөндей немесе ауыстыра алмаса, өнімдегі ақаулық бар екені туралы ескертпені алғаннан бастап орынды мерзім ішінде өнім бағасын қайтаруы тиіс.
7. Тұтынушы ақаулығы бар өнімді HP компаниясына қайтарғанша HP компаниясы жөндеу, ауыстыру немесе бағаны қайтаруға жауапты болмайды.
8. Ауыстыратын қандай да бір өнім жұмыс атқаруы жағынан ауыстыратын өнімге тең болған жағдайда, ол жаңа немесе жаңаға ұқсас болуы мүмкін.
9. HP өнімдерінің құрамында қайта өңделген бөлшектер, бөліктер немесе жұмыс атқаруы жағынан жаңаға сәйкес пайдаланылған материалдар болуы мүмкін.
10. HP компаниясының Шектеулі кепілдік туралы мәлімдемесі HP компаниясы арқылы HP өнімі жеткізілетін кез келген елде заңды күште қалады. Орнату орнындағы қызмет сияқты қосымша кепілдік қызметтерін көрсету жөніндегі келісімшарттарды өнім HP компаниясы немесе рұқсаты бар импорттаушы арқылы жеткізілетін елде рұқсаты бар кез келген HP қызмет орталығында жасауға болады.

## B. Кепілдікті шектеу

ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢ БОЙЫНША БЕЛГІЛЕНГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА, ОНЫҢ ІШІНДІ ТАРАП ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ ТАУАРДЫҢ СӨЙКЕСТІГІ, ЖЕТКІЛІКТІ САПАСЫ ЖӘНЕ АРНАЙЫ МАҚСАТҚА АРНАЛҒАН СӨЙКЕСТІКТІҢ ШАМАЛАНҒАН КЕПІЛДІКТЕРІН ҚАМТИТЫН ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІКТЕР НЕМЕСЕ ЖАҒДАЙЛАР АНЫҚ БІЛДІРУЛЕР МЕН ТҰСПАЛДАУЛАРДАН БАС ТАРАДЫ.

## C. Жауапкершілікті шектеу

1. Жергілікті заң бойынша белгіленген жағдайларда, осы Кепілдік мәлімдемесінде ұсынылған шараларды тұтынушының өзі орындауы тиіс.
2. ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕНДЕЙ, ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНДЕ АРНАЙЫ БЕЛГІЛЕНГЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДЕН БАСҚА, ЕШБІР ЖАҒДАЙДА HP КОМПАНИЯСЫ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ІШІНДІ ТАРАП ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҢДЫ ТЕОРИЯҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖӘНЕ МҮНДАЙ МҮМКІН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛГЕН ЖАҒДАЙДА КЕЛТІРІЛГЕН ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, АРНАЙЫ, КЕЗДЕЙСОҚ НЕ КЕЛЕСІ ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

## D. Жергілікті заң

1. Осы Кепілдік мәлімдемесі тұтынушыға ерекше заңды құқықтар береді. Тұтынушы Америка Құрама Штаттарында штат пен штаттан, Канадада провинция мен провинциядан және мемлекет пен мемлекеттен айырмашылықтары бар басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.
2. Осы Кепілдік мәлімдемесі мен жергілікті заң арасында айырмашылықтар бар болған жағдайда, сәйкес болу үшін осы Кепілдік мәлімдемесіне қажет өзгертулер енгізілуі тиіс. Жергілікті заңға сәйкес осы Кепілдік мәлімдемесінің кейбір қабылдау хабарламалары мен шектеулері тұтынушыға қатысты қолданылмауы мүмкін. Мысалы, Америка Құрама Штаттарының кейбір өңірлері, сондай-ақ Америкадан басқа мемлекеттер (Канада провинцияларын қоса)
  - a. Тұтынушының конституциялық құқықтарын қорғау үшін осы Кепілдік мәлімдемесінің кейбір қабылдау хабарламалары мен шектеулерін қолданбауы; (мысалы, Ұлыбританияда);
  - b. Өндірушінің мұндай қабылдау хабарламалары мен шектеулерді орындауын басқа жолмен шектеуі немесе
  - c. Тұтынушыға қосымша кепілдік құқықтарын беруі, өндіруші бас тартпай алмайтын анық кепілдіктердің мерзімін көрсетуі немесе анық кепілдіктердің мерзімін ұзартуға мүмкіндік беруі мүмкін.
3. ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНІҢ ШАРТТАРЫ, ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕН ШЕКТЕУЛЕРДЕН БАСҚА, МҮНДАЙ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА САТЫЛҒАН HP ӨНІМДЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН МІНДЕТТІ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРҒА ТЫЙЫМ САЛМАЙДЫ, ШЕКТЕУ ЕНГІЗБЕЙДІ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТУЛЕРДІ ҚОЙМАЙДЫ, БІРАҚ ОЛАР ҚОСЫМША РЕТІНДЕ БОЛЫП САНАЛАДЫ.

### HP Шектеулі кепілдігі

منتج HP	مدة الضمان المحدود
وسائط البراج	٩٠ يوماً
الطابعة	عام واحد
خراطيش الحبر أو الطابعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطابعة) حتى نفاذ حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصنيعها أو تجديدها أو أسئ استخدامها أو تم العبث بها.
رووس الطابعة (يسري فقط على المنتجات المزودة برووس طباعة قابلة للاستبدال لدى العميل)	عام واحد
الملحقات	عام واحد ما لم يتم تحديده بغير ذلك

## أ - حدود الضمان المحدود

- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواء في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- بالنسبة للمنتجات من البراج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خالياً من الأخطاء.
- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
  - الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
  - استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعها شركة HP؛ أو
  - تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
  - عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر غير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقده للدعم أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر غير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
- إذا تلقت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطاراً بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
- إذا تعذر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشملها الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل على يقوم العميل بإعادة المنتج العيب إلى شركة HP.
- تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديداً أو كالجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها بغطائها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاقبات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.

## ب - حدود الضمان

- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمة مستوى معين من الجودة أو ملائمة لغرض بعينه.
- حدود المسؤولية القانونية
  - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعمل وقاصرة عليه.
  - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الأزمات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مترتبة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك قائماً على تعاقده أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.
- القوانين المحلية
  - يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
  - وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إذاعاً لتلك القوانين المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحديداتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
    - عدم تطبيق بنود إخلاء المسؤولية والتحديدات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
    - تقييد قدرة الشركات المصنعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها؛ أو
    - منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمان الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنعة إخلاء مسؤوليتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.
  - باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.

## • التغيير من توصيل USB إلى توصيل لاسلكي.

يجب أن تكون قد قمت بالفعل بتثبيت برنامج الطابعة الخاصة بك بنجاح.

### نظام التشغيل Windows

1. قم بتنفيذ أحد مما يلي وفقاً لنظام التشغيل لديك:

- **Windows 8:** في شاشة **Start** (أبدأ) انقر بزر الماوس الأيمن على منطقة فارغة بالشاشة، ثم اضغط على **All Apps** (كل التطبيقات) بشرط التطبيقات.
- **Windows 7 و Windows Vista و Windows XP:** من قائمة **Start** (أبدأ)، في الكمبيوتر، حدد **All Programs** (كافة البرامج) أو **Programs** (البرامج)، ثم حدد **HP**.

2. حدد **HP Deskjet 2540 series**.

3. حدد إعداد الطابعة واختيار البرامج.

4. حدد تحويل طابعة متصلة عبر USB إلى لاسلكية. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

### نظام التشغيل Mac

استخدم **HP Setup Assistant** في **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** لتغيير اتصال البرنامج إلى الاتصال اللاسلكي لهذه الطابعة.

• إذا كانت لديك مشكلات في الطابعة عبر الشبكة.

يمكن أن تعوق برامج الأمان، مثل جدران الحماية، الاتصال بين الكمبيوتر الخاص بك والطابعة. لمزيد من التعليمات والمساعدة بشأن برامج الأمان، انتقل إلى: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

## إذا كنت ترغب في استخدام الطابعة لاسلكياً دون موجه:

استخدم الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP للطباعة لاسلكياً دون موجه من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف الذكي أو جهاز آخر يدعم الخيارات اللاسلكية. لاستخدام الطابعة اللاسلكية المباشرة من جهاز كمبيوتر، يجب تثبيت برنامج الطابعة على جهاز الكمبيوتر.

1. قم بإعداد الطابعة الخاصة بك وتأكد من قيامك بتثبيت برنامج الطابعة من HP والمرق مع الطابعة.

2. قم بتشغيل الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP من لوحة التحكم بالطابعة:

أ. اضغط على زر الطابعة اللاسلكية المباشرة (📶) لتشغيل الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP.

ستعمل صفحة معلومات **Use the Printer Wirelessly without a Route** (استخدام الطابعة لاسلكياً بدون موجه) على الطابعة التلقائية.

**ملاحظة:** إذا لم تقم صفحة المعلومات بالطابعة، اضغط مع الاستمرار على زر الطابعة اللاسلكية المباشرة لأكثر من ثلاث ثوانٍ للطابعة. قد تكون صفحة المعلومات غير متاحة بجميع اللغات. لكن، قد تكون قادراً على طباعة صفحة معلومات بلغتك الخاصة من خلال إعداد اللغة في **Embedded Web Server** (ملقم الويب المضمن). للمزيد من المعلومات حول **Embedded Web Server** (ملقم الويب المضمن)، راجع التعليمات الإلكترونية.

ب. اتبع الإرشادات الواردة في صفحة المعلومات.

3. قم بتوصيل الجهاز الخاص بك الذي يدعم الخيارات اللاسلكية بطابعتك:

أ. من جهاز الكمبيوتر اللاسلكي الخاص بك أو جهازك المحمول، قم بتشغيل الميزة اللاسلكية.

ب. قم بالبحث والتوصيل باسم الطابعة اللاسلكية المباشرة للطابعة، على سبيل المثال: **HP-Print-XX-Deskjet 2540 series**.

**تلميح:** يمكنك إيجاد اسم الدخول وكلمة المرور الخاصة بالطابعة اللاسلكية المباشرة في صفحة التعريف **Use the Printer Wirelessly without a Router** (استخدام الطابعة لاسلكياً دون موجه).

ج. إذا كانت حماية الطابعة اللاسلكية المباشرة في وضع التشغيل، فأدخل كلمة مرور الموجه اللاسلكي عند طلبها.

4. ثم قم بالطابعة بشكل طبيعي كما تقوم بالطابعة من الكمبيوتر أو الجهاز المحمول.

### ملاحظة:

- لا يوفر اتصال الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP الوصول للإنترنت.
- يتم تمكين ميزة الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP مع الحماية افتراضياً عند تشغيلها. المستخدمون الذين يمتلكون كلمة المرور فقط هم من يستطيعون الطابعة لاسلكياً للطابعة الخاصة بك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP، تفضل بزيارة مركز الطابعة اللاسلكية من HP على الموقع

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)



## هل تحتاج إلى مساعدة بشأن الاتصال بالشبكة؟

[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)

بإمكان مركز الطابعة اللاسلكية من HP المتوفر على [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) مساعدتك على تجهيز شبكتك اللاسلكية وإعداد طابعتك أو إعادة تهيئتها واستكشاف المشكلات المتعلقة بالاتصال بالشبكة.

## إذا لم يتم تثبيت شبكتك بنجاح:

- فتأكد من أن التقنية اللاسلكية مُمكنة في طابعتك.
  - من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، إذا كان الضوء **Wireless** (اللاسلكي) لا يعمل، اضغط الزر **Wireless** ((٢)) (اللاسلكي) لتشغيل الإمكانات اللاسلكية في الطابعة.
  - تحقق من أن الطابعة متصلة بالشبكة.
  - 1. من لوحة التحكم الخاصة بطابعتك، اضغط على زر **Wireless** ((٢)) (اللاسلكي) اضغط على زر **Start Copy Black** (بدء النسخ بالأسود) في نفس الوقت. تتم طباعة تقرير اختبار الشبكة اللاسلكية تلقائيًا.
  - 2. افحص أعلى التقرير لترى هل فشل شيء خلال الاختبار.
- راجع قسم **Diagnostics Results** (نتائج التشخيصات) لعرض كافة الاختبارات التي تم تنفيذها ولتحديد ما إذا كانت الطابعة قد اجتازت الاختبارات أم لا.
- من قسم **Current Configuration** (التهيئة الحالية) اعثر على اسم الشبكة (SSID) التي تتصل بها طابعتك حاليًا. تأكد من توصيل الطابعة بشبكة ذات القدرة على الوصول إلى الإنترنت.
- ملاحظة:** إذا تم توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشبكة خاصة افتراضية (VPN)، فقم بفصله بشكل مؤقت من الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) قبل المتابعة بالتثبيت. بعد التثبيت، سيتعين عليك قطع الاتصال بـ VPN للوصول إلى الطابعة عبر الشبكة المنزلية.
- تأكد أن برامج الأمان لا تعوق الاتصال عبر شبكتك.
- يمكن لبرامج الأمان، مثل جدران الحماية، أن تعوق الاتصال بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك والطابعة عند التركيب عبر شبكة. في حالة تعذر العثور على طابعتك، قم بتعطيل جدار الحماية مؤقتًا ثم افحص ثم افحص هل ما زالت المشكلة قائمة. لمزيد من التعليمات والمساعدة بشأن برامج الأمان، انتقل إلى: [www.hp.com/go/wpc-firewall](http://www.hp.com/go/wpc-firewall).

## بعد تثبيت طابعتك بنجاح:

- قم بمشاركة الطابعة الخاصة بك مع أجهزة كمبيوتر عديدة على شبكتك.
- إذا كانت طابعتك متصلة بشبكة منزلية بالفعل، فيمكنك مشاركة طابعتك مع أجهزة كمبيوتر أخرى على نفس الشبكة. بالنسبة كل جهاز كمبيوتر إضافي، تحتاج فقط إلى تثبيت برنامج طابعة HP. أثناء تثبيت البرنامج، حدد **Wireless** (لاسلكي) من **Connection Options** (خيارات التوصيل) ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا تعذرت عليك الطباعة:

1. تأكد من إحكام توصيل الكابلات.
  2. تأكد من تشغيل الطباعة. سببى زر التشغيل باللون الأبيض.
  3. إذا أومض ضوء التنبيه وأضواء الخرطوشة، تحقق من باب الوصول إلى الخرطوشة للتأكد من أنه قد تم إغلاقه.
  4. افحص مصباح الحالة اللاسلكي للتأكد من أن طابعتك متصلة بإحدى الشبكات.
    - مصباح أزرق ثابت يشير إلى أن الاتصال اللاسلكي قد تم ويمكنك الطباعة.
    - يشير المصباح الوامض إلى أن الاتصال اللاسلكي قيد التشغيل، ولكن الطباعة غير متصلة بالشبكة. تأكد من أن الطباعة في نطاق الإشارة اللاسلكية.
    - إذا تم إيقاف تشغيل الخيارات اللاسلكية، يتم إيقاف تشغيل ضوء الحالة اللاسلكية.
- تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بأدوات HP Diagnostic Tools على [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) لتنزيل الأدوات المساعدة (الأدوات) التشخيصية المجانية التي يمكنك استخدامها لإصلاح المشكلات الشائعة للطباعة.

## نظام التشغيل Windows

تأكد من إعداد الطباعة باعتبارها جهاز الطباعة الافتراضي:

- **Windows 8:** أشر إلى الجانب العلوي الأيمن من الشاشة أو المسه لفتح الشريط الرموز، ثم انقر فوق رمز **Settings** (الإعدادات) وانقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم)، ومن ثم انقر فوق **View devices and printers** (عرض الأجهزة والطابعات).
- **Windows 7:** من قائمة **Start** (ابدأ) في نظام Windows، اضغط على **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات).
- **Windows Vista:** في شريط مهام Windows، انقر فوق **Start** (ابدأ)، انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم)، ثم انقر فوق **Printer** (الطباعة).
- **Windows XP:** في شريط المهام لـ Windows، انقر فوق **Start** (ابدأ) انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم) ثم انقر فوق **Printers and Faxes** (طابعات وفاكسات).

تأكد من ظهور علامة تحديد في الدائرة المجاورة لطابعتك. إذا لم تكن طابعتك محددة كالطباعة الافتراضية، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطباعة وحدد **Set as Default Printer** (التعيين كطباعة افتراضية) من القائمة.

إذا تعذرت عملية الطباعة أو إذا فشل تثبيت البرامج:

1. أزل القرص المضغوط من محرك الأقراص المضغوطة/أقرص DVD، ثم افصل كابل USB عن الكمبيوتر.
2. أعد تشغيل الكمبيوتر.
3. أدخل قرص برامج الطباعة المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة/أقرص DVD في الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتثبيت برنامج الطباعة. لا تتم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك ذلك.
4. بعد الانتهاء من التثبيت، أعد تشغيل الكمبيوتر.

## نظام التشغيل Mac

قم بفحص قائمة انتظار الطباعة:

1. في **System Preferences** (تفضيلات النظام)، انقر فوق **Print & Scan** (طباعة والمسح الضوئي) **Print & Fax** (طباعة وإرسال بالفاكس) في **OS X** إصدار 10.6).
2. انقر فوق **Open Print Queue** (فتح قائمة انتظار الطباعة).
3. انقر فوق مهمة طباعة لتحديد لها.
4. استخدم الأزرار التالية لإدارة مهمة الطباعة:
  - **حذف:** يقوم بحذف مهمة الطباعة المحددة.
  - **استئناف:** يقوم بمتابعة مهمة الطباعة المتوقفة بشكل مؤقت.
5. إذا قمت بأي تغيير، فأعد محاولة الطباعة.

إعادة التشغيل وإعادة الضبط:

1. أعد تشغيل الكمبيوتر.
  2. قم بإعادة ضبط الطباعة.
    - أ. قم بإنهاء تشغيل الطباعة وفصل سلك الطاقة.
    - ب. انتظر دقيقة واحدة، ثم أعد توصيل كابل الطاقة ثم قم بتشغيل الطباعة.
- إذا كنت لا تزال عاجزاً عن الطباعة، فقم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته:

**ملاحظة:** تزيل أداة إلغاء التثبيت كافة مكونات برامج HP الخاصة بالجهاز. ولا يزيل المكونات التي تمت المشاركة بها بواسطة المنتجات أو البرامج الأخرى.

إلغاء تثبيت البرنامج:


1. قم بفصل طباعة HP عن جهاز الكمبيوتر.
2. افتح التطبيقات: مجلد Hewlett-Packard.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Uninstaller**. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتثبيت البرامج:

1. قم بتوصيل كابل USB.
2. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرامج HP بمحرك الأقراص المضغوطة/أقرص DVD.
3. في سطح المكتب، افتح القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Installer** (أداة تثبيت HP).
4. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة وإرشادات الإعداد المطبوعة الآتية مع طباعة HP.

## إقرارات

تعتبر Windows XP و Windows Vista و Windows 7 و Windows 8 علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation.



1 زر التشغيل: يقوم بتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها.

2 زر إلغاء الأمر: إيقاف العملية الحالية.

3 زر اللاسلكي: يشير الضوء إلى توفر اتصال لاسلكي. اضغط على الزر للتشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ثلاث ثوانٍ إلى أن يومض ضوء لبدء وضع زر الضغط على إعداد Wi-Fi المحمي (WPS).

4 زر الطابعة اللاسلكية المباشرة: مع الطابعة اللاسلكية المباشرة للطابعة HP، يمكنك الطابعة لاسلكيًا بدون موجه من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو أي جهاز آخر يدعم الخيارات اللاسلكية. اضغط على الزر للتشغيل أو إيقاف التشغيل. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع القسم الموجود في الصفحة رقم 5.

5 زر بدء النسخ بالأسود: بدء مهمة نسخ بالأبيض والأسود. زد من عدد النسخ بالضغط المتكرر على الزر. يعمل كزر للاستئناف بعد حل مشاكل الطابعة.

6 زر بدء النسخ بالألوان: بدء مهمة نسخ بالألوان. زد من عدد النسخ بالضغط المتكرر على الزر. يعمل كزر للاستئناف بعد حل مشاكل الطابعة.

7 مصباح التنبيه: يشير إلى نفاذ الورق من الطابعة أو إلى وجود تكديس بالأوراق أو وجود حدث يتطلب اهتمامك.

8 مصابيح الخرطوشات: يشير إلى انخفاض مقدار الحبر أو حدوث مشكلة في خرطوشة الحبر.

9 شاشة عرض لوحة التحكم: يشير إلى عدد النسخ وخطأ الوسائط وقوة الإشارة اللاسلكية.

10 ضوء حالة الطابعة اللاسلكية المباشرة: يشير الضوء الأبيض الثابت إلى تشغيل الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP. يشير الضوء الوامض إلى بدء تشغيل التوجيه اللاسلكي الخاص بطابعة HP. إذا تم إيقاف تشغيل الطابعة اللاسلكية المباشرة من HP، يتم إيقاف تشغيل ضوء حالة التوجيه اللاسلكي.

11 مصباح حالة الاتصال اللاسلكي: يشير إلى أن الطابعة متصلة بالشبكة لاسلكيًا.



# HP Deskjet Ink Advantage 2540 All-in-One Series

## الشروع في التشغيل

1. إعداد الطابعة: اتبع الإرشادات الموجودة في دليل الإعداد.
2. تثبيت البرامج: أدخل القرص المضغوط الخاص بالبرامج إلى الكمبيوتر الخاص بك، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.  
لا يتم بدء تشغيل القرص المضغوط؟  
**Windows®**: قم بالاستعراض إلى الكمبيوتر وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة محرك أقراص CD/DVD الذي يحمل شعار HP، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **setup.exe**.  
**Mac**: انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط على سطح المكتب، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Installer**.  
لا يتوافر لديك محرك أقراص CD/DVD؟  
تثبيت البرنامج أو لا: [www.hp.com/ePrint/DJ2540](http://www.hp.com/ePrint/DJ2540).

## تعرف على المزيد

**التعليمات الإلكترونية:** قم بتثبيت التعليمات الإلكترونية عن طريق تحديدها من البرنامج الموصى به أثناء تثبيت البرامج. وتعرف على ميزات المنتج والطباعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم. واعثر على الملاحظات والمعلومات البيئية والتنظيمية، بما في ذلك الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي وبيانات التوافق، في قسم "المعلومات الفنية".



- **Windows® 8**: من شاشة **Start** (ابتداءً)، انقر بالزر الأيمن في منطقة فارغة من الشاشة، ثم انقر فوق **All Apps** (جميع التطبيقات) بشرط التطبيقات، ثم انقر فوق الأيقونة التي تحمل اسم الطابعة، ثم انقر فوق **Help** (تعليمات).
- **Windows® 7** و **Windows Vista®** و **Windows® XP**: انقر فوق **Start** (ابتداءً) **All Programs** (كافة البرامج) **< HP < Help < HP Deskjet 2540 series** (تعليمات).
- **OS X Mountain Lion** و **Lion**: انقر فوق **Help** (تعليمات) **< Help Center** (مركز التعليمات). في نافذة **Help Viewer** (عارض التعليمات)، انقر فوق **Help for all your apps** (تعليمات لجميع التطبيقات)، ثم انقر فوق **HP Deskjet 2540 series**.
- **OS X v10.6**: انقر فوق **Help** (تعليمات) **< Mac Help** (تعليمات Mac). في نافذة **Help Viewer**، اختر طابعة **HP Deskjet 2540 series** من قائمة **Mac Help** المنبثقة.

**الملف التمهيدي:** يحتوي على معلومات دعم HP ومتطلبات نظام التشغيل وتحديثات الطابعة الحديثة.

- **نظام تشغيل Windows:** أدخل القرص المضغوط الخاص بالبرامج في الكمبيوتر، ثم قم بالاستعراض إلى **ReadMe.chm**. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **ReadMe.chm** لفتحة، ثم حدد **الملف التمهيدي** بلغتك.
- **نظام التشغيل Mac:** أدخل قرص البرامج المضغوط، ثم افتح المجلد **ReadMe** الموجود في المستوى الأعلى من القرص المضغوط. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **ReadMe.html** وحدد **الملف التمهيدي** بلغتك.

**على الويب:** التعليمات والمعلومات الإضافية: [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support). تسجيل الطابعة: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). إعلان التوافق:

[www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage). مدى استخدام الحبر: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

**ملاحظة:** يستخدم الحبر من الخراطيش في عملية الطباعة بعدد من الطرق المختلفة ويظل بعض الحبر المتبقي في الخرطوشة بعد استخدامه.

**ملاحظة:** يتم الاستخدام فقط مع سلك الكهرباء ومهاييء الطاقة المزود من خلال HP.



قم بعمل فحص دقيق لتتعرف على الطابعة الخاصة بك.

[www.hp.com/eu/m/djia2546](http://www.hp.com/eu/m/djia2546)

قد يتم تطبيق الأسعار القياسية لنقل البيانات. قد تكون غير متاحة بجميع اللغات.